



«Бекитилген» № ОД-19/24 буйругу менен 15.10.2024-ж.
«АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН» ЖАКнын Башкы директору
«



Кырсыктан камсыздандыруу келишимин
түзүү жөнүндө Айкын оферта

Бишкек ш.

«15» октябрь 2024-ж.

АЙКЫНОФЕРТА ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ (ТЕКСТ БОЮНЧА – ОФЕРТА)	
Оферта жасоочу тарап (Камсыздандыруучу):	«АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН» КАМСЫЗДАНДЫРУУ КОМПАНИЯСЫ» жабык акционердик коому ЖСН 00706201310113; ИУЖК 28324170; Бишкек шаарынын Биринчи май району боюнча МСКБ: 004 Юридикалык/иш жүзүндө дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Орозбеков көч., 26. Тел.: +996 (312) 39-82-24; web: arsins.kg , e-mail: info@arsins.kg Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын №0064 лицензиясы, С сериясы, 21.07.2017-ж.
Оферта кимге даректерлген (Камсыздануучулар):	
Офертанын предмети жана акцепти	Бул Офертанын предмети - ушул офертада ачылган шарттарга кошулуу аркылуу кырсыктан камсыздандыруу келишимин (тастыктамасын) түзүү жөнүндөгү сунушту кабыл алуу (акцепти). Бул офертаны акцептөө Камсыздануучулар тарабынан берилген жеке маалыматты чогултууга, иштетүүгө жана сактоого толук макулдукту билдирет (№4 тиркеме). Өз кезегинде, «АРСЕНАЛЪ – КЫРГЫЗСТАН» КК» ЖАКы камсыздануучулар тарабынан берилген маалыматтарды үчүнчү жактардын жетүүсүнөн коргоону камсыз кылууга милдеттенет. Бул оферта Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн жана Башкы директордун 2024-жылдын 29-августундагы № ОД-19/24 буйругу менен бекитилген.
Камсыздандыруу тастыктамасын чыгаруу:	Камсыздандыруу тастыктамасында сөзсүз түрдө Камсыздануучу жана/же Камсыздандырылган жак жана/же Пайда алуучу, камсыздандыруу мөөнөтү, камсыздандыруу суммасынын өлчөмү, төлөнүүчү камсыздандыруу сыйлыгынын өлчөмү жөнүндө маалымат, ошондой эле ушул Офертага шилтеме камтылууга тийиш. Камсыздануучу камсыздандыруу тастыктамасынын түп нускасын кагаз жана/же электрондук түрдө Камсыздандыруучудан же Камсыздандыруучунун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнөн чыгарылган учурдан тартып алат. Бул оферта Камсыздандыруучунун кызматкерлери жана Камсыздандыруучунун ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан кагаз жана/же электрондук түрдө таратылат, ошондой эле Камсыздандыруучунун расмий интернет ресурсуна төмөнкү дарек боюнча жайгаштырылат: www.arsins.kg . Ушул офертанын шарттары менен Камсыздандыруучунун башкы кеңсесинен толук таанышууга болот, дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Орозбеков көч., 26, телефондор: +996 312 39 82 78, +996 502 57 91 53, +996 708 42 32. Бул Оферта Камсыздануучунун окшош жана башка камсыздандыруу келишимдерин түзүү укугун чектебейт.
Офертанын шарттарын өзгөртүү	«АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН» КК» ЖАКы жаңы редакцияны расмий сайтына жарыялоо аркылуу ушул Офертанын жоболоруна бир тараптуу тартипте өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу. Мында, жаңы редакция жарыяланганга чейин түзүлгөн бардык камсыздандыруу келишимдери боюнча шарттар өзгөрүүсүз калат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо, мындай камсыздандыруу келишимдери түзүлгөн учурда колдонулган редакцияга ылайык келет.
Офертанын колдонуу мөөнөтү	Бул Оферта убакыт боюнча чектелбейт жана Камсыздандыруучу аны Интернет тармагындагы расмий ресурс та маалыматты ачыктоо менен кайра чакыртып алган учурда өз күчүн жоготот. Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса бул Оферта кайра чакыртып алынган учурда

	Камсыздандыруучунун бардык таризделген камсыздандыруу келишимдери (Тастыктамалары) боюнча милдеттенмелери алардын колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин күчүндө калат.
Ушул офертада колдонулган негизги түшүнүктөр	а) Камсыздануучу – ушул офертанын шарттарында камсыздандыруу уюму менен камсыздандыруу келишимин түзгөн аракетке жөндөмдүү жеке жак. б) Камсыздандыруучу – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жана Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын лицензиясынын негизинде камсыздандыруу ишин жүзөгө ашыруучу “АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН” КАМСЫЗДАНДЫРУУ КОМПАНИЯСЫ” жабык акционердик коому. в) Камсыздандырылган жак – өмүрү, ден соолугу жана эмгекке жөндөмдүүлүгү менен байланышкан мүлктүк кызыкчылыктары камсыздандыруу объектиси болуп саналган жана камсыздандыруу тастыктамасында көрсөтүлгөн жеке жак. г) Пайда алуучу – камсыздандыруу полисинде камсыздандыруу камсыздоосун алуучу катары көрсөтүлгөн жеке же юридикалык жак. Эгерде камсыздандыруу полисинде Пайда алуучуну дайындабаган Камсыздандырылган жак каза болгон учурда, Камсыздандырылган жактын мураскорлору камсыздандырууну алуучулар деп таанылат. д) Камсыздандыруу учуру – ушул офертанын шарттарында жана камсыздандыруу келишиминде каралган, камсыздандыруу жабуусунун мезгилинде болгон, Камсыздандыруучунун Камсыздануучуга/Пайда алуучуга камсыздандыруу төлөмүн жүргүзүү милдеттенмеси келип чыккан иш жүзүндө болгон окуя. е) Камсыздандыруу мезгили – Камсыздандыруучу камсыздандыруу камсыздоосун камсыз кылган камсыздандыруу полисинде көрсөтүлгөн убакыт аралыгы (суткасына 24 саат). Ушул оферта менен шартталган камсыздандыруу көрсөтүлгөн убакыт аралыгында болгон учурларга гана тарайт. ж) Камсыздандыруу төлөмү – ушул офертада каралган камсыздандыруу учуру болгондо, Камсыздандыруучу тарабынан камсыздандыруу суммасынын чегинде Камсыздануучуга/Пайда алуучуга төлөнүүчү акчалай сумма. з) Кырсык – Камсыздануучунун/Камсыздандырылгандын денесине зыян келтирген же организмдин ички жана тышкы функцияларынын бузулушуна же өлүмүнө алып келген, оорунун же дарыгердик манипуляциялардын натыйжасы болуп саналбаган жана камсыздандыруу мезгилинде Камсыздануучунун/Камсыздандырылгандын жана/же Пайда алуучунун эркине көз карандысыз болгон күтүлбөгөн кыска мөөнөттүү тышкы окуя, анын ичинде: жаратылыштын табигый кубулушу, жарылуу, күйүк, үшүк алуу, сууга чөгүп кетүү, электр агынын таасири, чагылган тийүү, күн өтүү, кара ниет адамдардын же жаныбарлардын кол салуусу, кандайдыр бир нерсенин Камсыздандырылгандын үстүнө кулашы же Камсыздандырылган жактын өзүнүн кулашы, күтүлбөгөн муунуу, дем алуу жолдоруна бөтөн нерсенин кокусунан түшүп кетиши, зыяндуу азыктардан же заттардан (уулуу өсүмдүктөрдөн, химиялык заттардан, дары-дармектерден, сапатсыз тамак-аш азыктарынан) кокусунан катуу уулануу, ошондой эле транспорт каражаттарынын кыймылында же алардын катышуусундагы аварияда, машиналарды, механизмдерди, өндүрүш куралдарын жана ар кандай шаймандарды колдонууда болгон окуялар. и) Эмгекке жарамдуулугун жоготуу (майыптуулук) - камсыздандыруу мезгилинде болгон кырсыктын кесепеттери менен шартталган жана Камсыздандырылган жакка ушул офертада каралган майыптуулуктун бир тобун белгилөөгө алып келген Камсыздандырылган жактын ден соолугунун кайтарылгыс мүнөздөгү туруктуу бузулушу. Камсыздандырылган жакка кырсык болгон учурдан тартып алты айдын ичинде кырсыктын натыйжасында майыптуулуктун белгилениши камсыздандыруу учуру деп таанылат.
КАМСЫЗДАНДЫРУУ КЕЛИШИМИ (КАМСЫЗДАНДЫРУУ ТАСТЫКТАМАСЫ) ТҮЗҮЛГӨН КАМСЫЗДАНДЫРУУ ШАРТТАРЫ	
1. Жалпы шарттар	1.1 Ушул камсыздандыруу шарттары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Башкы директордун 2017-жылдын 5-июлундагы №21 буйругу менен бекитилген Кырсыктардан камсыздандыруу эрежелерине (мындан ары - эрежелер) ылайык түзүлгөн. 1.2 Эрежелерде ачыкталган шарттар ушул офертанын ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана ушул офертанын жоболорун толуктайт. Мында, ушул Офертанын шарттары менен Камсыздандыруу эрежелеринин ортосунда карама-каршылыктар болгон учурда, ушул Офертада ачылган шарттарга артыкчылык берилет. Эрежелердин тексти Камсыздандыруучунун расмий сайтына жайгаштырылган, ошондой эле ушул офертада көрсөтүлгөн Камсыздандыруучунун башкы кеңсесинде кагаз түрүндө жеткиликтүү. 1.3 Камсыздандыруучу камсыздандыруу төлөмүн жүргүзүү боюнча милдеттенмелерди алат, ал эми Камсыздануучу ушул Офертада жана Эрежелерде аныкталган шарттарга ылайык камсыздандыруу сыйлыгынын өлчөмүн төлөйт.

	1.4 Пайда алуучу (камсыздандыруу төлөмүн алуучу) – камсыздандыруу полисинде камсыздандыруу камсыздоосун алуучу катары көрсөтүлгөн жак. 1.5 Камсыздандыруу келишими ушул офертанын шарттарынын жана Камсыздандыруу эрежелеринин шарттарынын ажырагыстыгы жана биригүүсү менен көрсөтүлөт. 1.6 Камсыздандыруу келишими Камсыздандыруучунун ушул Ачык офертасына шилтемеси бар PDF форматындагы документ түрүндө Камсыздандыруучуга электрондук тастыктаманы (камсыздандыруу полисин) жөнөтүү аркылуу түзүлөт, ал Камсыздандыруучу тарабынан берилген маалыматтардын негизинде таризделет. Камсыздандыруу тастыктамасы ийгиликтүү акцепттин жана ушул офертанын шарттарына кошулуунун тастыктоосу болуп саналат. 1.7 Айрым Камсыздандырылган жакка карата камсыздандыруу коргоосунун аракети төмөнкү учурдан тартып автоматтык түрдө токтотулат жана төлөнгөн камсыздандыруу сыйлыгынын суммасы кайтарылбайт: а) камакка алуу же эркиндигинен ажыратуучу жайларга, убактылуу кармоочу жайларга (УКЖ), тергөө изоляторлоруна (ТИЗО) киргизүү; б) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн же башка мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн катарында аскердик кызматты өтөө. 1.8 Мындан ары текст боюнча «Оферта», «Камсыздандыруу келишими» жана «Камсыздандыруу полиси», «Камсыздандыруу тастыктамасы» деген шилтемелер ушул документке карата бирдей мааниге ээ.
2. Камсыздандыруу келишимин түзүү жана күчүнө кирүү тартиби:	2.1. Ушул камсыздандыруу офертасы Камсыздандыруучунун Камсыздандыруучуга камсыздандыруу кызматтарын сатуу жана көрсөтүү шарттарын белгилеген электрондук документ болуп эсептелет; 2.2. Камсыздандыруу келишими (камсыздандыруу полиси) маалыматтык системаларды колдонуу менен же кагаз жүзүндө маалыматтарды толтуруу жолу менен Камсыздандыруучунун Камсыздандыруучуга берген маалыматтарынын негизинде түзүлөт; 2.3. Камсыздандыруучу арыздын милдеттүү талааларын өз алдынча жана арызда көрсөтүлгөн оригиналдуу документтердин маалыматтарына так ылайык толтурат; 2.4. Камсыздандыруучу билдирилген документтердин аныктыгы жана түп нускага дал келүүсү үчүн жоопкерчиликти өзүнө алат, ошондой эле билдирилген документтер алардын түп нускаларына дал келбеген учурда, камсыздандыруу учуру пайда болгондо, Камсыздандыруучу камсыздандыруу төлөмүн төлөөдөн баш тартууга укуктуу экенине макул болот; 2.5. Арызда көрсөтүлгөн жана киргизилген документтердин маалыматтары автоматтык түрдө Камсыздандыруу келишимине (Камсыздандыруу полисине) киргизилет. 2.6. Офертада сунушталган камсыздандыруу шарттарына макул болгондо, Камсыздандыруучу өзүнүн макулдугун тастыктайт жана Камсыздандыруу келишимин түзүүгө арызды (мындан ары – Арыз) толтурууга өтөт. 2.7. Арызды толтурууда камсыздандыруу окуясынын болуу ыктымалдыгын жана анын келип чыгышынан мүмкүн болгон зыяндын өлчөмүн (камсыздандыруу тобокелдигин) аныктоо үчүн маанилүү болгон Камсыздандыруучуга керектүү болгон бардык маалыматтарды көрсөтүү талап кылынат. Бардык маалыматтар документтердин түп нускаларына так ылайык көрсөтүлүшү керек. 2.8. Камсыздандыруу келишиминин тараптары Камсыздандыруучунун Камсыздандыруу полисин алышы Камсыздандыруу келишимине (Камсыздандыруу полисине) тийиштүү түрдө кол коюу болуп саналат деп тастыкташат. 2.9. Ушул офертаны акцептөө жана Камсыздандыруу келишимин түзүү датасы Камсыздандыруучунун Камсыздандыруу сыйлыгын төлөгөндүгү фактысын тастыктоо датасы болуп саналат. 2.10. Камсыздандыруучунун милдеттенмелери (камсыздандыруунун башталышы) камсыздандыруу сыйлыгы төлөнгөн учурдан тартып күчүнө кирет жана төлөнгөн мезгил ичинде аракетте болот.
3. Камсыздандыруу келишимин (полистерин) төлөө тартиби:	3.1. Камсыздандыруу келишимин (полисин) төлөө Камсыздандыруучу колдонгон маалыматтык системаларды (интернет банкинг) колдонуу менен же Камсыздандыруучунун Банк өнөктөштөрүнүн кассасында накталай акча менен, же төлөм терминалдарында ушул офертада көрсөтүлгөн Камсыздандыруучунун реквизиттери боюнча жүргүзүлөт; 3.2. Камсыздандыруу полисинин наркы төлөнгөндүгү жөнүндө тастыктоо алынгандан кийин, Камсыздандыруучунун маалыматтык системасы автоматтык түрдө электрондук түрдө Камсыздандыруу полисин тариздейт, аны Камсыздандыруучунун электрондук почта дарегине жөнөтөт же кагаз жүзүндө басып чыгарат.

	3.3. Камсыздандыруучу Төлөм провайдеринин аракеттери/аракетсиздиги үчүн, ошондой эле электрондук төлөмдөр жана интернет системасы аркылуу төлөөгө байланыштуу Камсыздануучунун ар кандай чыгымдары жана тобокелдиктери үчүн жоопкерчилик тартпайт. 3.4. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 396-беренесине ылайык, оферта кимге даректелген болсо, ошол жак ушул Офертанын шарттарына макулдугун билдирет.
4. . Камсыздандыруу объектиси, камсыздандыруу тобокелдиги жана камсыздандыруу окуясы	4.1. Камсыздандыруу объектиси болуп Камсыздануучунун/Камсыздандырылган жактын өмүрү, ден соолугу жана эмгекке жөндөмдүүлүгү менен байланышкан мүлктүк кызыкчылыгы саналат. Кырсыктарга төмөнкүлөр кирет - Камсыздандыруу мезгилинде Камсыздануучунун/Камсыздандырылгандын жана/же Пайда алуучунун эркине көз карандысыз болгон, Камсыздандыруучунун/Камсыздандырылгандын денесине зыян келтирген же организмдин ички жана тышкы функцияларынын бузулушуна же өлүмүнө алып келген күтүлбөгөн кыска мөөнөттүү тышкы окуя, анын ичинде: жаратылыштын табигый кубулушу, жарылуу, күйүк, үшүк алуу, сууга чөгүп кетүү, электр агынын таасири, чагылган тийүү, күн өтүү, кара ниет адамдардын же жаныбарлардын кол салуусу, кандайдыр бир нерсенин Камсыздандырылгандын үстүнө кулашы же Камсыздандырылган жактын өзүнүн кулашы, күтүлбөгөн муунуу, дем алуу жолдоруна бөтөн нерсенин кокусунан түшүп кетиши, зыяндуу азыктардан же заттардан (уулуу өсүмдүктөрдөн, химиялык заттардан, дары-дармектерден, сапатсыз тамак-аш азыктарынан) кокусунан катуу уулануу, ошондой эле транспорт каражаттарынын кыймылында же алардын катышуусундагы аварияда, машиналарды, механизмдерди, өндүрүш куралдарын жана ар кандай шаймандарды колдонууда болгон окуялар. 4.2. Эмгекке жарамдуулукту жоготуу деп Камсыздандырылгандын оорусу жана/же кырсыктын себеби боюнча эмгекке болгон жөндөмдүүлүгүн толугу менен же жарым-жартылай жоготушу түшүнүлөт, ден соолугунун абалы өзгөргөнгө чейин иштеген кесибинин алкагында иш алып барууга жөндөмдүүлүгүн жоготот. 4.3. Камсыздандыруу жүргүзүлгөн учурга карата камсыздандыруу тобокелдиктери болуп төмөнкүлөр саналат: а) Камсыздандырылгандын кырсыктын натыйжасында эмгекке жарамдуулугун жарым-жартылай жоготушу, «Кырсыктардан камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төлөмдөрүнүн таблицасында» каралган жаракаттардын келип чыгышына байланыштуу, ал Камсыздандыруу эрежелеринин жана ушул Офертанын тиркемеси жана ажырагыс бөлүгү болуп саналат (№2 тиркеме); б) Камсыздандырылгандын жалпы эмгекке жарамдуулугун толугу менен туруктуу жоготушу. I, II жана III топтогу майыптуулукту белгилөө менен кырсыктан кийин; в) Камсыздандырылгандын кырсыктын натыйжасында каза болушу. Камсыздандыруу коргоосунун аракети мезгилинде камсыздандыруу окуясынын келип чыгышы камсыздандыруу учуру деп таанылат, 4.4-пунктта баяндалган окуялардан тышкары, кандайдыр бир себеп менен камсыздандырылгандын өлүмү камсыздандыруу окуясы деп таанылат. 4.4. Түздөн-түз же кыйыр себеби болуп төмөнкүлөр саналса төмөнкүлөр камсыздандыруу учуру деп таанылбайт: А) Камсыздануучунун/Камсыздандырылгандын камсыздандыруу окуясынын келип чыгышына шарт түзгөн атайылап жасаган кылмышы; Б) согуш жана ар кандай аскердик аракеттер же аскердик иш-чаралар жана алардын кесепеттери, башка ушул сыяктуу же аларга теңештирилген окуялар (согуш жарыялангандыгына карабастан), козголоң, төңкөрүш, ар кандай жарандык тополоңдор, жарандык же аскердик көтөрүлүшкө, козголоңго, куралдуу же башка мыйзамсыз бийликти басып алууга алып келиши мүмкүн болгон иш таштоолор, ошондой эле куралды жана ок-дарыларды колдонуу жана/же сактоо менен байланышкан ар кандай башка ушул сыяктуу окуя, анын ичинде террористтик акт; В) Камсыздандырылгандын транспорт каражатын мас абалында, баңги заттык же уулуу мас абалында башкаруусу, же мас абалында, баңги заттык же уулуу мас абалында болгон адамга, же бул транспорт каражатын башкарууга укугу жок адамга башкарууну өткөрүп берүүсү; Г) Камсыздандырылгандын өзүн-өзү өлтүрүүсү же өзүн-өзү өлтүрүүгө аракет кылуусу; Д) Камсыздандыруу окуясынын келип чыгышына багытталган Камсыздануучунун / Камсыздандырылган жактын атайылап жасаган аракеттери жана/же аракетсиздиги, мындай аракеттерди жасаган учурда бул жактардын акыл-эси соо болгонбу же жокпу, буга карабастан, алардын өз жарандык милдетин аткаруусу же Камсыздануучунун / Камсыздандырылгандын же үчүнчү жактардын өмүрүн, ден соолугун, ар-

	намысын жана кадыр-баркын коргоо менен байланышкан аракеттерди кошпогондо; Е) өзөктүк жарылуу, радиация жана радиоактивдүү булгануу Ж) Камсыздандырылган жакты кайрадан күбөлөндүрүү боюнча белгиленген майыптуулук З) Эч кандай шартта Камсыздандыруучу ушул Офертада белгиленбеген же чагылдырылбаган милдеттенмелер боюнча жоопкерчилик тартпайт. Камсыздандыруучу Камсыздандыруу полиси боюнча өз милдеттенмелери күчүнө киргенге чейин жана анын колдонуу мөөнөтү аяктагандан кийин келип чыккан окуялар боюнча эч кандай милдеттенме албайт.
5. Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү	5.1 Эмгекке жарамдуулукту жарым-жартылай жоготууда (Ушул офертанын 4.3-пунктунун а-пункту), төлөм Камсыздандыруу эрежелеринин жана ушул Офертанын тиркемеси жана ажырагыс бөлүгү болуп саналган «Кырсыктардан камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төлөмдөрүнүн таблицасына» ылайык, ушул тобокелдик үчүн белгиленген камсыздандыруу суммасынын калдыгынан тиешелүү пайызда жүргүзүлөт. Бир кырсыктын натыйжасында бир эле учурда ар кандай органдар жабыркаганда, камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү ар бир жабыркоо боюнча өзүнчө эсептелет, андан кийин суммаланат. Бирок камсыздандыруу төлөмүнүн жалпы өлчөмү камсыздандыруу суммасынын 75% ашпашы керек. Эгерде жаракаттардын бири боюнча төлөмдүн өлчөмү 75% ашса, анда төлөм «Кырсыктардан камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төлөмдөрүнүн таблицасына» ылайык эң оор жаракат боюнча белгиленген эң чоң өлчөмдө жүргүзүлөт. 5.2 Жалпы эмгекке жарамдуулукту толугу менен туруктуу жоготууда (Ушул офертанын 4.3-пунктунун Б пункту): • I топтогу майыптуулук ыйгарылганда - камсыздандыруу суммасынын калдыгынын 100%; • II топтогу майыптуулук ыйгарылганда - камсыздандыруу суммасынын калдыгынын 75%; • III топтогу майыптуулук ыйгарылганда - камсыздандыруу суммасынын калдыгынын 50%; 5.3 Өлүм учуру боюнча (Ушул офертанын 4.3-пунктунун в пунктчасы) - камсыздандыруу суммасынын калдыгынын 100%. 5.4 Камсыздандыруу суммасынын калдыгы жалпы камсыздандыруу суммасынан мурда төлөнгөн камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмүн алып салуу жолу менен аныкталат. Камсыздандыруу суммасынын калдыгынын азайышы камсыздандыруу төлөмүн төлөө ар бир учурдан кийин жүргүзүлөт.
6. Камсыздандыруу мөөнөтү жана аймагы	6.1 Камсыздандыруу келишими Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары да Камсыздандырылган убактылуу чыгып кеткен учурда (командировка, эс алуу, туристтик сапар ж.б.) күчүндө болот. Эгерде Камсыздандырылган Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашоого чыгып кетсе, анда камсыздандыруу келишими Кыргыз Республикасынын аймагын таштап кеткен күндөн тартып күчүн жоготот 6.2 Камсыздандыруу коргоосунун аракети камсыздандыруу сыйлыгы төлөнгөн учурдан тартып камсыздандыруу тастыктамасындагы мөөнөт аяктаганга чейин башталат. 6.3 Камсыздандыруу коргоосунун аракети камсыздандыруу келишиминин (камсыздандыруу тастыктамасынын) бүткүл колдонуу мөөнөтү ичинде суткасына 24 саат күчкө ээ.
7. Камсыздандыруу келишимин (камсыздандыруу полисин) Камсыздануучунун демилгеси боюнча мөөнөтүнөн мурда токтотуу. Камсыздандыруу сыйлыгын кайтаруу	7.1 Эгерде ал күчүнө киргенден кийин камсыздандыруу учурунун пайда болуу мүмкүнчүлүгү жок болуп кетсе жана камсыздандыруу тобокелдиги камсыздандыруу окуясынан башка жагдайлар боюнча токтотулса, камсыздандыруу келишими ал түзүлгөн мөөнөт келгенге чейин токтотулат. 7.2 Эгерде баш тартуу учуруна карата камсыздандыруу окуясынын болуу мүмкүнчүлүгү ушул Офертанын 5.1-пунктунда көрсөтүлгөн жагдайлар боюнча жок болуп кетпесе, Камсыздануучу каалаган убакта Камсыздандыруу келишимин аткаруудан баш тартууга укуктуу. Мында, Камсыздандыруучуга төлөнгөн камсыздандыруу сыйлыгы банк менен камсыздандыруучунун ортосундагы кызматташуу жөнүндө келишимдин шарттарына ылайык кайтарылууга тийиш. 7.3 Камсыздандыруу келишимин (Камсыздандыруу полисин) Камсыздануучунун демилгеси боюнча мөөнөтүнөн мурда токтотуу Камсыздандыруучуга келишимди бузуу жөнүндө жазуу жүзүндө арыз жөнөтүү, андан кийин тараптардын камсыздандыруу келишимин бузуу жөнүндө Макулдашууга кол коюусу аркылуу жүргүзүлөт. 7.4 Камсыздандыруу келишимин (Камсыздандыруу полисин) Камсыздандыруучунун демилгеси боюнча мөөнөтүнөн мурда токтотуу (бир тараптуу тартипте) төмөнкү учурларда гана жүргүзүлөт: а) Камсыздануучунун же Камсыздандырылган жактын пландуу дарылануудан өтүү, медициналык мекемеге, Камсыздандыруучуга жалган маалыматтарды билдирүү жана иш жүзүнө дал келбеген документтерди берүү жолу менен

	атайылап кыянаттык менен пайдалануусу. Мында Камсыздандыруучу, эгерде бул жагдайлар тастыкталса, Камсыздандыруу келишимин Камсыздануучуга/Камсыздандырылган жакка жазуу жүзүндө билдирүү аркылуу бир тараптуу токтотууга укуктуу; б) мыйзамдарда жана Камсыздандыруу келишиминде каралган жана жол берилген учурларда.
8. Өзгөчө шарттар	8.1. Камсыздандыруу окуясы болгондо, Камсыздануучу (Камсыздандырылган) 10 (он) күндүн ичинде: бул тууралуу Банкка жана Камсыздандыруучуга телефон аркылуу байланышуу, факсимилдик билдирүү же электрондук билдирүү (почта) аркылуу кабарлоого милдеттүү. 8.2. Эгерде камсыздандыруу келишиминин аракети мезгилинде Камсыздандыруучу камсыздандыруу төлөмүн жүзөгө ашырса, камсыздандыруу келишими мөөнөтүнөн мурда токтотулганда камсыздандыруу сыйлыгын (камсыздандыруу сыйлыгынын бөлүгүн) кайтаруу жүргүзүлбөйт. 8.3. Камсыздандыруу келишими мөөнөтүнөн мурда бузулганда, камсыздандыруу сыйлыгын кайтаруу банк менен камсыздандыруучунун ортосундагы кызматташуу жөнүндө келишимдин шарттарына ылайык Камсыздандыруучунун иштеп тапкан сыйлыгын жана Камсыздандыруучунун ишти жүргүзүүгө кеткен чыгымдарын алып салуу менен жүргүзүлөт.
9. Башка шарттар	9.1 Камсыздануучу жана Камсыздандыруучу өз ара макулдашуу боюнча өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө, ошондой эле камсыздандыруу шарттарын кеңейтүүгө укуктуу, алар ушул камсыздандыруу келишимине гана карата колдонулат. 9.2 Ушул офертаны кабыл алуу Камсыздандыруучунун ушул Офертанын шарттары боюнча камсыздандыруу келишимин түзгөн жактардын арасында болгон камсыздандыруу окуялары жөнүндө ээсиздендирилген маалыматтарды таратууга макулдугун, ошондой эле Камсыздандыруучудан ушундай маалыматтарды алууга макулдугун билдирет. 9.3 Камсыздандыруу келишими боюнча Камсыздануучу менен Камсыздандыруучунун ортосунда келип чыккан талаш-тартыштар сүйлөшүүлөр жолу менен чечилет. Макулдашууга жетишилбеген учурда талаш-тартыштар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген сот тартибинде каралат. 9.4 Ушул офертада жана Эрежелерде жөнгө салынбаган бардык маселелер боюнча Тараптар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын жетекчиликке алышат.
10. Сактандыруу тарифи	Кредиттин суммасынан 0,6%
Келип чыккан дооматтар боюнча сиз камсыздандыруу уюмдарынын ишин жөнгө салуучу органга кайрылсаңыз болот: Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы, Бишкек ш., Чүй пр. 114. Телефон: +996 (312) 62 44 60, 62 44 70	

Төмөнкү телефондор аркылуу авариялык комиссар менен байланышсаңыз болот:

+996 (995) 880 118 ; +996 (312) 398 224; 7007

«БЕКИТИЛДИ»

«АРСЕНАЛЬ - КЫРГЫЗСТАН» КК» ЖАКнын

Башкы директорунун

2017-жылдын 5-июлундагы №21 буйругу менен

Кырсыктардан камсыздандыруунун эрежелери

*Лицензия: Камсыздандыруу уюму тарабынан жүзөгө ашырылуучу ыктыярдуу
жеке камсыздандыруу*

Каттоо номери 37, С сериясы №0063, 21.07.2017-ж.,

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана
көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы тарабынан берилген.

Мазмуну

- 1. Жалпы жоболор**
- 2. Камсыздандыруу учурлары**
- 3. Камсыздандыруу келишими**
- 4. Камсыздандыруу суммасы, камсыздандыруу сыйлыгы**
- 5. Тараптардын укуктары жана милдеттери**
- 6. Камсыздандыруучу ордун толтурууну төлөп берүүнүн тартиби**
- 7. Камсыздандыруу келишимине өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн тартиби**
- 8. Талаш-тартыштарды чечүү**

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.1. Ушул эрежелерге жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык, мындан ары Камсыздандыруучу деп аталуучу «АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН» КК» ЖАК, мындан ары Камсыздандыруучулар деп аталуучу жеке жактарды кырсыктардан камсыздандырууну жүзөгө ашырат.

1.2. Камсыздандыруучулар катары төмөнкүлөр чыга алат:

1.2.1. менчиктин бардык түрүндөгү юридикалык жактар;

1.2.2. жеке жактар.

1.3. Камсыздандыруучулар үчүнчү жактардын пайдасына (мындан ары текст боюнча Камсыздандырылган жактар) камсыздандыруу келишимдерин түзүүгө укуктуу. Камсыздандыруу келишимин түзүү учурунда 16 жаштан 65 жашка чейинки жеке жактар Камсыздандырылган жактар боло алат. 16 жашка чейинки жана 65 жаштан улуу камсыздандырылган жактар үчүн камсыздандыруучунун өзүнчө коэффициенттери жана тарифтери колдонулат.

1.4. Психикалык, онкологиялык оорулар же жүрөк-кан тамыр системасынын оорулары, анын ичинде акыл-эсинин кемдиги, нерв системасынын оор бузулуулары менен жабыркаган, ошондой эле толугу менен шал болгон жана I топтогу майыптыгы бар жактарга карата камсыздандыруу келишими түзүлбөйт. Мындай жактарга карата түзүлгөн келишим түзүлгөн учурдан тартып жараксыз деп таанылат.

1.5. Камсыздандыруучу (Камсыздандырылган жак) Камсыздандырылган жак каза болгон учурда камсыздандыруу суммасын алуучу катары каалаган жакты (мындан ары текст боюнча Пайда алуучу) дайындай алат.

1.6. Камсыздандырылган жактын өмүрүнө, ден соолугуна жана эмгекке жөндөмдүүлүгүнө байланыштуу мүлктүк талам камсыздандыруу объектиси болуп саналат.

1.7. Кырсык – бул камсыздандыруу келишиминин колдонуу мөөнөтүнүн ичинде болгон, камсыздандырылган жактын ден соолугуна зыян келтирүүгө (денесинен жаракат алууга) же анын өлүмүнө алып келген, адамдын эркине каршы, капыстан, кыска мөөнөттүү, күтүүсүз болгон тышкы окуя.

2. КАМСЫЗДАНДЫРУУ УЧУРЛАРЫ.

2.1. Камсыздандыруу учуру – бул камсыздандыруу келишиминин колдонуу мезгилинде орун алган, дарылоо-профилактика мекемеси жана/же ыйгарым укуктуу, компетенттүү орган тарабынан документалдык түрдө тастыкталган, ушул Эрежелердин 2.2-пунктунда саналган, Камсыздандыруучунун Камсыздандырылган жакка (Пайда алуучуга) камсыздандыруу суммасын төлөп берүү милдетин пайда кылган, иш жүзүндө келип чыккан камсыздандыруу окуясы.

2.2. Эгерде келишимде башкача каралбаса, төмөнкүлөр камсыздандыруу окуялары болуп саналат:

- 1) кырсыктын натыйжасында алынган жаракат;
- 2) жаныбарлардын, жыландардын жана уулуу курт-кумурскалардын чагуусу;
- 3) уулуу өсүмдүктөр, химиялык заттар (өнөр жайлык же тиричилик), тамак-аш токсикоинфекциясынан (сальмонеллез, дизентерия ж.б.) тышкары сапатсыз тамак-аш азыктары, дары-дармектер менен кокустан катуу уулануу;
- 4) кене энцефалити (энцефаломиелит) же полиомиелит менен ооруп калуу;
- 5) органдарды (жатынды, эки же жалгыз түтүктү, энелик безди) алып салууга алып келген патологиялык төрөт же жатындын сыртындагы кош бойлуулук;
- 6) туура эмес медициналык манипуляциялардын натыйжасында сөөктөрдүн кокустан сынышы, чыгышы, тиштердин сынышы, күйүк, органдардын айрылышы (жаракат алышы) же алардын алынып салынышы;
- 7) ушул пункттун 1-6-пунктчаларында саналган окуялардан улам камсыздандыруу келишиминин колдонуу мезгилинде Камсыздандырылган жакта келип чыккан I, II, III топтогу майыптык;
- 8) жогоруда саналган окуялардан (ушул пункттун 1-7-пунктчалары), ошондой эле дем алуу жолдоруна бөтөн нерсенин кокустан кирип кетишинен, сууга чөгүүдөн, сезимталдык шоктон, организмдин муздап калышынан (суук тийүүдөн каза болуудан тышкары) улам камсыздандыруу келишиминин колдонуу мезгилинде камсыздандырылган жактын каза болушу.

2.3. 2.2-пунктта каралган окуялар, эгерде алар камсыздандыруу келишиминин колдонуу мезгилинде болгон кырсыктын кесепети болуп саналса жана мыйзамда белгиленген тартипте компетенттүү органдар тарабынан берилген документтер менен тастыкталса, камсыздандыруу учурлары деп таанылат.

2.4. Камсыздандыруу келишиминин колдонуу мезгилинде болгон жана кырсыктын кесепети болуп саналган 2.2-пунктта каралган окуялар, эгерде алар кырсык болгон күндөн тартып бир жылдын ичинде келип чыкса, камсыздандыруу учурлары деп таанылат.

2.5. Ушул бөлүмдүн 2.2-пунктунда көрсөтүлгөн окуялар, эгерде алар төмөнкүлөрдүн натыйжасында келип чыкса, камсыздандыруу учурлары болуп саналбайт:

- а) Камсыздандырылган жактын атайылап кылмыш жасоосу;
- б) Пайда алуучунун Камсыздандырылган жактын өлүмүнө алып келген атайылап кылмыш жасоосу;
- в) Камсыздандырылган жактын алкогольдук, баңгилик же токсикалык мас абалында ар кандай транспорт каражатын башкаруусу, башкарууну ушундай абалда болгон башка адамга, ошондой эле айдоочулук күбөлүгү жок адамга өткөрүп берүүсү;
- г) Камсыздандырылган жактын өзүн-өзү өлтүрүүсү же өзүн-өзү өлтүрүүгө аракет кылуусу;
- д) өзүнө ар кандай оордуктагы дене жаракатын атайылап келтирүүсү;
- е) Камсыздандырылган жактын тиешелүү уруксат укуктары (Сертификат, Күбөлүк ж.б.) жок болгон учурда транспорт каражатын, механикалык түзүлүштү, аппаратты, приборду же башка жабдууну колдонуусу, ошондой эле Камсыздандырылган жактын башкарууну тиешелүү уруксат укуктары жок адамга өткөрүп берүүсү;
- ж) Камсыздандырылган жактын психикалык оорусунун күчөшүнө байланыштуу аракеттери;
- з) камсыздандырылган жактын алкогольдук, баңгилик же токсикалык мас абалында болуусу, эгерде чыгымды жөнгө салуу үчүн берилген документтерден Камсыздандырылган жактын абалы менен болгон кырсыктын ортосунда себеп-натыйжа байланышынын жоктугу так аныкталбаса;

Ушул пункттун а) – з) пунктчаларында саналган жосундар соттун чечиминин жана/же мыйзамдарда белгиленген тартипте жасалган иштин фактысын далилдеген ыйгарым укуктуу жана компетенттүү органдардын башка документтеринин негизинде таанылат.

2.6. Эгерде камсыздандыруу келишимин түзүүдө башкача шартталбаса, Камсыздандыруучу кырсыктардын натыйжасында алынган жана төмөнкүлөрдөн улам келип чыккан өлүмгө жана жаракаттарга (майыптыкка) байланыштуу төлөмдөрдү жүргүзбөйт:

2.6.1. өзөктүк жарылуунун, радиациянын таасири же радиоактивдүү булгануу, террордук актылар же саясий жүйөөлөр боюнча зомбулук актылары, ошондой эле ар кандай түрдөгү согуш аракеттеринин, элдик толкундоолордун, иш таштоолордун, массалык баш аламандыктардын, мамлекеттик бийлик органдары тарабынан мыйзамда белгиленген тартипте жарыяланган өзгөчө же атайын кырдаалдардын учурунда.

2.6.2. адатта коопсуздук аркандарын жана жол көрсөтүүчүлөрдү колдонууну талап кылган аскага чыгуу же альпинизм; дельтапланеризм жана парашют спорту менен алектенүү; аңчылык же атка минүү, айдоочу же катышуучу катары автожарыштарга же мелдештерге катышуу; авиациялык спорттун түрлөрү менен алектенүү;

2.6.3. Камсыздандуучунун өрткө каршы жана башка коопсуздук чараларынын эрежелерин бузуусу;

2.6.4. Камсыздандырылган жактын этанол, курамында алкоголь бар суусундуктар, күчтүү таасир этүүчү жана баңги каражаттары менен уулануусу, эгерде акыркылары дарыгердин көрсөтмөсүз кабыл алынса, ошондой эле мас болуу максатында кабыл алынган уулуу заттар менен уулануусу.

2.7. Камсыздандыруу келишиминин аракети төмөнкү Камсыздандырылган жактарга карата автоматтык түрдө токтотулат:

2.7.1. камакта кармалгандар же эркиндигинен ажыратуу жайларында, убактылуу кармоочу жайларда (УКЖ), тергөө изоляторлорунда (ТИЗО) отургандар;

2.7.2. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн катарында же башка мамлекеттердин куралдуу күчтөрүндө аскердик кызмат өтөп жаткандар.

3. КАМСЫЗДАНДЫРУУ КЕЛИШИМИ

3.1. Камсыздандыруу келишимин түзүү үчүн Камсыздануучу Камсыздандыруучуга белгиленген формадагы жазуу жүзүндөгү арыз-анкетаны, ал эми Камсыздануучу юридикалык жак болсо, камсыздандырылгандардын тизмесин берет. Келишимди тариздөө үчүн Камсыздандыруучу тобокелдик деңгээлин мүнөздөгөн башка кошумча документтерди талап кылышы мүмкүн.

3.2. Камсыздандыруу сыйлыгы (бир жолку же анын биринчи бөлүгү) Камсыздандыруучунун эсептешүү эсебине накталай эмес эсептешүү жолу менен келип түшкөндөн кийин, Камсыздануучуга жети календардык күндүн ичинде камсыздандыруу келишими түзүлгөндүгүн тастыктаган камсыздандыруу полиси тапшырылат. Төгүмдөр накталай акча менен төлөнгөн учурда, камсыздандыруу полиси Камсыздануучудан акча алынган учурда дароо жазылып берилет.

3.3. Камсыздандыруу келишиминин колдонуу мөөнөтүнүн башталуу жана аяктоо датасы тараптардын макулдашуусу боюнча белгиленет.

3.4. Камсыздандыруу келишими (полиси) жоголгон учурда, Камсыздандыруучу Камсыздануучунун (Камсыздандырылган жактын) жазуу жүзүндөгү арызынын негизинде анын жуп нускасын берет, андан кийин жоголгон камсыздандыруу келишими (полиси) жараксыз деп эсептелет жана ал боюнча төлөм жүргүзүлбөйт. Камсыздандыруу келишиминин колдонуу мөөнөтүнүн ичинде полис кайрадан жоголгон учурда, Камсыздандыруучу Камсыздануучудан полисти даярдоого кеткен нарктын өлчөмүндөгү акчалай сумманы өндүрүп алат.

3.5. Келишим төмөнкү учурларда күчүнө кирет:

3.5.1. камсыздандыруу сыйлыгы накталай акча менен төлөнгөндө – келишимде көрсөтүлгөн датадан тартып, бирок камсыздандыруу сыйлыгы (бир жолку же анын биринчи бөлүгү) компаниянын өкүлүнө же Камсыздандыруучунун кассасына төлөнгөн күндөн эрте эмес;

3.5.2. камсыздандыруу сыйлыгы накталай эмес эсептешүү жолу менен төлөнгөндө – келишимде көрсөтүлгөн датадан тартып, бирок камсыздандыруу сыйлыгы (бир жолку же анын биринчи бөлүгү) Камсыздандыруучунун эсептешүү эсебине келип түшкөн күндөн эрте эмес.

3.6. Камсыздандыруу келишими каалаган мөөнөткө же белгилүү бир ишти аткаруу, сапарга чыгуу ж.б. убактысына түзүлүшү мүмкүн.

3.7. Камсыздандыруу келишими Кыргыз Республикасынын аймагында жана Камсыздандырылган жак убактылуу (иш сапары, эс алуу, туристтик сапарлар ж.б.) чыккан учурда анын чегинен тышкары бардык жерде колдонулат.

3.8. Камсыздандырылган жак Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашоого чыккан учурда, камсыздандыруу келишими Кыргыз Республикасынын аймагынан чыккан күндөн тартып күчүн жоготот.

3.9. Камсыздандыруу келишиминин аракети төмөнкү учурларда токтотулат:

3.9.1. камсыздандыруу келишиминин колдонуу мөөнөтү аяктаганда;

3.9.2. Камсыздандыруучунун камсыздандыруу келишими (Полис) боюнча келишимдик милдеттенмелерин толук көлөмдө аткарган учурда;

3.9.3. Камсыздануучунун камсыздандыруу сыйлыгын (төгүмүн) келишимде белгиленген мөөнөттө төлөбөгөн учурда;

3.9.4. Камсыздандыруучу Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында белгиленген тартипте жоюлганда.

3.9.5. Камсыздануучу – юридикалык жак жоюлган учурда, эгерде Камсыздандырылган жак(тар) төгүмдөрдү төлөө боюнча Камсыздануучунун милдеттерин өзүнө албаса;

3.9.6. сот тарабынан камсыздандыруу келишимин жараксыз деп таануу жөнүндө чечим кабыл алынганда;

3.9.7. Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында каралган башка учурларда.

3.10. Камсыздандыруу келишими, эгерде бул камсыздандыруу келишиминин шарттарында каралса, Камсыздануучунун же Камсыздандыруучунун талабы боюнча, ошондой эле тараптардын макулдашуусу боюнча мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн.

3.11. Келишимди мөөнөтүнөн мурда токтотуу ниети жөнүндө тараптар, эгерде келишимде башкача каралбаса, камсыздандыруу келишимин токтотуунун болжолдонгон датасына чейин он күндөн кем эмес мөөнөттө бири-бирине жазуу жүзүндө кабарлоого милдеттүү.

3.12. Камсыздандыруу келишими Камсыздануучунун демилгеси боюнча мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда, ага ал тарабынан төлөнгөн камсыздандыруу сыйлыгы келишимдин бүтө элек мөөнөтү үчүн, Камсыздандыруучу тарткан чыгымдарды, камсыздандыруу келишиминде көрсөтүлгөн камсыздандыруу сыйлыгынын суммасынан 15%дан кем эмес өлчөмдө кармап калуу менен кайтарылат. Эгерде Камсыздануучунун талабы Камсыздандыруучунун Камсыздандыруу эрежелерин бузуусу менен шартталса, анда акыркысы Камсыздануучуга ал тарабынан төлөнгөн камсыздандыруу сыйлыгын толугу менен кайтарып берет.

3.13. Камсыздандыруу келишими Камсыздандыруучунун демилгеси боюнча мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда, Камсыздануучуга ал тарабынан төлөнгөн камсыздандыруу сыйлыгы толугу менен кайтарылат. Эгерде Камсыздандыруучунун талабы Камсыздануучунун (Камсыздандырылган жактын) ушул Эрежелерди аткарбоосу менен шартталса, анда ал Камсыздануучуга келишимдин бүтө элек мөөнөтү үчүн камсыздандыруу сыйлыгын, Камсыздандыруучу тарткан чыгымдарды, камсыздандыруу келишиминде көрсөтүлгөн камсыздандыруу сыйлыгынын суммасынан 15%дан кем эмес өлчөмдө кармап калуу менен кайтарып берет.

3.14. Бузулган келишим боюнча Камсыздандыруучунун жоопкерчилиги акча каражаттары Камсыздандыруучунун эсебинен чыгарылган же касса аркылуу накталай берилген күндөн тартып токтотулат.

3.15. Келишимди Камсыздануучу тарабынан мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда, келишимди мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө арызды жана камсыздандыруу полисин берүү зарыл.

4. КАМСЫЗДАНДЫРУУ СУММАСЫ, КАМСЫЗДАНДЫРУУ СЫЙЛЫГЫ

4.1. Камсыздандыруу суммасы – бул камсыздандыруу келишими боюнча өз милдеттенмелерин аткаруу үчүн Камсыздандыруучу жоопкерчилик тарткан акчалай сумма.

4.2. Камсыздандыруу суммасы тараптардын макулдашуусу боюнча белгиленет. Камсыздандыруу суммасынын өлчөмү Камсыздануучунун каалоосу боюнча камсыздандыруу келишиминде кыргыз сомунда же башка конвертациялануучу валютада белгилениши мүмкүн.

4.3. Камсыздандыруу келишиминин колдонуу мезгилинде камсыздандыруу суммасынын өлчөмү жана/же Камсыздандырылган жактардын саны Камсыздануучу (Пайда алуучу) тарабынан Камсыздандыруучу менен макулдашуу боюнча өзгөртүлүшү мүмкүн.

4.4. Камсыздандыруу келишиминин колдонуу мезгилинде Камсыздандырылган жак – Банктын (финансылык мекеменин) карыз алуучусунун камсыздандыруу суммасынын өлчөмү Камсыздандыруучу тарабынан Пайда алуучу (Банк же башка финансылык мекеме) менен макулдашуу боюнча өзгөртүлүшү мүмкүн.

4.5. Камсыздандыруу сыйлыгы камсыздандыруу суммасына, тарифтик чендерге, жаш куракка жана камсыздандыруу мөөнөтүнө жараша эсептелет.

4.6. Кырсыктардан камсыздандыруу боюнча тарифтик чендин өлчөмү кесибин, жаш курагын жана камсыздандыруу шарттарын эске алуу менен аныкталат.

4.7. Камсыздандыруу келишими Камсыздандырылган жактын өзүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу мезгилине, ошондой эле күнү-түнү жоопкерчилик менен, башкача айтканда, Камсыздандырылган жак менен турмуш-тиричиликте болгон камсыздандыруу окуяларын кошо алганда түзүлүшү мүмкүн. Камсыздандыруу мөөнөтү бир жылдан аз болгон учурда тарифтик чендин өлчөмү пайыздык катышта эсептелет.

4.8. Камсыздандыруу келишими боюнча камсыздандыруу сыйлыгы Камсыздануучу тарабынан бир жолу – бүткүл камсыздандыруу мөөнөтү үчүн бир жолку төлөм менен же бөлүп төлөө менен төлөнүшү мүмкүн. Камсыздандыруу сыйлыгын (төгүмдөрүн) төлөө тартиби камсыздандыруу келишиминде (полисинде) аныкталат.

4.9. Камсыздандыруу сыйлыгы Камсыздануучу тарабынан компаниянын өкүлүнө накталай акча менен, же Камсыздандыруучунун кассасына, же накталай эмес эсептешүүлөр жолу менен төлөнүшү мүмкүн.

4.10. Камсыздандыруу сыйлыгы (бөлүп төлөгөндө – анын биринчи бөлүгү) камсыздандыруу келишимине кол коюлган учурдан тартып беш күндөн кечиктирилбестен төлөнүүгө тийиш, эгерде келишимде башка мөөнөт ачык каралбаса.

4.11. Камсыздандыруу келишими (полиси) боюнча камсыздандыруу сыйлыгын төлөө камсыздандыруу келишиминде (полисинде) көрсөтүлгөн валютада жүргүзүлөт.

5. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

5.1. Камсыздандыруу келишиминин колдонуу мезгилинде Камсыздануучу төмөнкүлөргө укуктуу:

5.1.1. Эрежелерге ылайык камсыздандыруу келишимин мөөнөтүнөн мурда бузууга;

5.1.2. камсыздандыруу келишими (полиси) жоголгон учурда анын жуп нускасын алууга;

5.1.3. Камсыздандыруучу менен макулдашуу боюнча камсыздандыруу суммасынын өлчөмүн өзгөртүүгө;

5.1.4. Камсыздандырылгандардын курамын өзгөртүүгө, тизмеден бошотулган кызматкерлерди чыгарып, алардын ордуна жаңы кабыл алынгандарды киргизүүгө, эгерде тизмеден чыгарылган Камсыздандырылган жактар менен камсыздандыруу келишиминин колдонуу мезгилинде камсыздандыруу учурлары болбосо. Бул үчүн 10 күндүн ичинде Камсыздануучу Камсыздандыруучуга тизмеден чыгарылгандар жана киргизилгендер жөнүндө Камсыздандырылган жактарга тиешелүү маалыматтарды жазуу жүзүндө билдирет.

5.2. Камсыздандыруу келишиминин колдонуу мезгилинде Камсыздандырылган жак төмөнкүлөргө укуктуу:

5.2.1. Камсыздануучунун макулдугу менен, өзү каза болгон учурга камсыздандыруу төлөмүн алуучуну (Пайда алуучуну) дайындоого;

5.2.2. Камсыздануучунун макулдугу менен, Пайда алуучуну өзгөртүүгө;

5.2.3. Камсыздандыруучу менен макулдашуу боюнча камсыздандыруу суммасынын өлчөмүн өзгөртүүгө;

5.2.4. полис жоголгон учурда анын кош нускасын алууга;

5.2.5. Камсыздануучу жоюлган учурда анын милдеттерин аткарууга.

5.3. Камсыздануучу (Камсыздандырылган жак) төмөнкүлөргө милдеттүү:

5.3.1. камсыздандыруу сыйлыгын камсыздандыруу келишиминде (полисинде) аныкталган мөөнөттөрдө өз убагында төлөөгө;

5.3.2. келишим түзүүдө жана андан кийин тобокелдик деңгээлин баалоо үчүн олуттуу мааниге ээ болгон бардык жагдайлар жөнүндө Камсыздандыруучуга билдирүүгө;

5.3.3. камсыздандыруу учурунун келип чыгуу тобокелдигин алдын алуу жана азайтуу максатында зарыл чараларды көрүүгө;

5.3.4. камсыздандыруу учуру келип чыкканда, эгерде камсыздандыруу келишиминин шарттарында башкача каралбаса, болгон окуя жөнүндө билдирүүгө мүмкүнчүлүк пайда болгон учурдан тартып үч күндүн ичинде, Камсыздандыруучуга билдирүүнүн фактысын объективдүү түрдө тастыктоого мүмкүндүк берген ар кандай жеткиликтүү ыкма менен кабарлоого;

5.3.5. камсыздандыруу учуру келип чыкканда, камсыздандыруу учурунун фактысын, себебин, мүнөзүн жана кесепеттерин аныктоо үчүн Камсыздандыруучуга бардык зарыл документтерди берүүгө.

5.4. Камсыздандыруучу төмөнкүлөргө укуктуу:

5.4.1. Камсыздануучу билдирген маалыматты, ошондой эле Камсыздануучунун келишимдин шарттарын аткаруусун текшерүүгө;

5.4.2. зарылдыгына жараша компетенттүү органдарга суроо-талаптарды жөнөтүүгө;

5.4.3. камсыздандыруу учурунун себептерин жана жагдайларын өз алдынча аныктоого;

5.4.4. эгерде Камсыздандырылган жактын (Пайда алуучунун) камсыздандыруу суммасын алуу укугуна шектенүү пайда болсо, зарыл далилдер берилгенге чейин камсыздандыруу суммасын төлөөнү кийинкиге калтырууга;

5.4.5. эгерде Камсыздануучу (Камсыздандырылган жак) төмөнкү учурларда камсыздандыруу суммасын төлөөдөн баш тартууга:

- камсыздандыруу келишимин түзүү учурунда Камсыздандырылган жактын ден соолугу жөнүндө жана камсыздандыруу келишиминин колдонуу мезгилинде анын ден соолугунун абалынын өзгөрүшү жөнүндө атайылап бурмаланган маалыматтарды билдирсе, эгерде бул өзгөрүү камсыздандыруу учурунун келип чыгышынын түз же кыйыр себеби болсо;

- камсыздандыруу учуру жөнүндө өз убагында кабарлабаса;

- кырсыктын себептерин, мүнөзүн жана анын келип чыккан кесепеттери менен байланышын аныктоо үчүн зарыл болгон документтерди жана маалыматтарды камсыздандыруу келишиминде белгиленген мөөнөттөрдө көрсөтпөсө же атайылап жалган далилдерди келтирсе. Камсыздандыруучу ошондой эле кырсык Камсыздандырылган жактын аны алдын алуу үчүн акылга сыярлык чараларды көрбөгөндүгүнүн натыйжасы болгон даражада келишим боюнча төлөөдөн баш тартууга укуктуу.

5.4.6. эгерде Камсыздануучу камсыздандыруу келишимин түзүүдө атайылап так эмес маалыматтарды билдиргени аныкталса, камсыздандыруу келишимин бузууга;

5.4.7. Камсыздануучу камсыздандыруу сыйлыгын келишимде белгиленген мөөнөттөрдө төлөбөгөн учурда камсыздандыруу келишимин бузууга;

5.4.8. Пайда алуучу (Банк же башка финансылык мекеме) менен макулдашуу боюнча Камсыздандырылган жактын (Банктын же башка финансылык мекеменин карыз алуучусунун) камсыздандыруу суммасынын өлчөмүн өзгөртүүгө.

5.5. Камсыздандыруучу төмөнкүлөргө милдеттүү:

5.5.1. Камсыздануучуну ушул Камсыздандыруу эрежелери менен тааныштырууга;

5.5.2. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурлардан тышкары, Камсыздануучу жөнүндө маалыматтарды жайылтпоого;

5.5.3. келишим түзүлгөн негизде Камсыздандыруу эрежелеринин тиркемеси менен камсыздандыруу келишимин (полисин) келишимде белгиленген мөөнөттөрдө берүүгө;

5.5.4. камсыздандыруу учуру келип чыкканда, камсыздандыруу учурунун келип чыккандыгын жана анын кесепеттерин күбөлөндүргөн бардык зарыл документтерди алгандан кийин, тараптар камсыздандыруу келишиминде макулдашкан мөөнөттүн ичинде камсыздандыруу суммасын төлөп берүүгө (же төлөөдөн баш тартууга).

5.6. Камсыздандыруу келишимине Тараптардын өз ара макулдугу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн.

5. КАМСЫЗДАНДЫРУУ ОРДУН ТОЛТУРУУ ТӨЛӨМҮН ТӨЛӨП БЕРҮҮНҮН ТАРТИБИ.

6.1. Камсыздандыруу ордун толтуруу төлөмүн (суммасын) төлөө Камсыздандыруучу тарабынан камсыздандыруу келишиминин шарттарына ылайык, Камсыздануучунун (Камсыздандырылган жактын жана Пайда алуучунун) жазуу жүзүндөгү арызынын жана камсыздандыруу учурунун фактысын тастыктаган документтердин негизинде жүзөгө ашырылат.

6.2. Учурду камсыздандыруу учуру деп таануу жөнүндө чечим Камсыздандыруучу тарабынан Камсыздануучунун (Камсыздандырылган жактын, Пайда алуучунун) камсыздандыруу учурунун келип чыккандыгын тастыктаган бардык зарыл документтер тиркелген арызын берген учурдан тартып 30 календардык күндүн ичинде кабыл алынат.

6.3. Камсыздандыруу ордун толтуруу төлөмүн (суммасын) төлөө, эгерде камсыздандыруу келишиминде (полисинде) башка мөөнөт ачык каралбаса, камсыздандыруучу тарабынан учурду камсыздандыруу учуру деп таануу жөнүндө чечим кабыл алынган учурдан тартып беш банктык күндүн ичинде жүргүзүлөт. Төлөө күнү деп каражаттардын Камсыздандыруучунун эсептешүү эсебинен чыгарылган же анын кассасынан берилген күн эсептелет.

6.4. Зарыл болгон учурда Камсыздандыруучу камсыздандыруу учуруна байланыштуу маалыматтарды: укук коргоо органдарынан, медициналык мекемелерден жана камсыздандыруу учурунун жагдайлары жөнүндө маалыматы бар башка ишканалардан жана уюмдардан суратып алат.

6.5. Камсыздандыруу келишиминин колдонуу мезгилинде болгон камсыздандыруу учурлары боюнча камсыздандыруу төлөмдөрүнүн жалпы суммасы камсыздандыруу суммасынан ашпоого тийиш.

6.6. Камсыздандыруу ордун толтуруу төлөмү мыйзам, эмгек же башка келишимдер менен белгиленген жөлөкпүлдардын, пенсиялардын жана башка социалдык төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнө карабастан төлөнөт. Мында Камсыздандырылган жактын өлүмүнө байланыштуу тиешелүү камсыздандыруу төлөмүнүн суммасы мурастык мүлктүн курамына кирбейт.

6.7. Камсыздандыруу учуруна байланыштуу жаракат алганда (майыптык белгиленгенде), кырсыктардан камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу суммасы, эгерде келишимде эсептөөнүн башка тартиби каралбаса, төмөнкү өлчөмдө төлөнөт:

I топтогу майыптык үчүн – камсыздандыруу суммасынын 100%;

II топтогу майыптык үчүн – камсыздандыруу суммасынын 75%;

III топтогу майыптык үчүн – камсыздандыруу суммасынын 50%.

Камсыздандыруу ордун толтуруу төлөмүнүн суммасын төлөө камсыздандыруу учурларына байланыштуу мурда төлөнгөн суммаларды эске алуу менен бир жолу жүргүзүлөт.

6.8. Камсыздандырылган жак камсыздандыруу учурунун натыйжасында каза болгондо, Пайда алуучуга же Камсыздандырылган жактын мураскерлерине камсыздандыруу суммасы, эгерде келишимде башкача каралбаса, камсыздандыруу учурларына байланыштуу мурда төлөнгөн суммаларды алып салуу менен 100% өлчөмүндө төлөнөт.

6.9. Камсыздандырылган жак – Банктын (финансылык мекеменин) карыз алуучусу камсыздандыруу учурунун натыйжасында каза болгондо, Пайда алуучуга (Банкка же башка финансылык мекемеге) камсыздандыруу суммасы камсыздандыруу окуясы болгон күнгө карата Карыз алуучунун кредиттин негизги суммасын жана кредитти пайдалангандыгы үчүн пайыздарды төлөө боюнча карызынын өлчөмүндө, бирок камсыздандыруу суммасынын чегинде төлөнөт.

6.10. Камсыздандырылган жак каза болгон учурда камсыздандыруу суммасын төлөө боюнча төмөнкү артыкчылык сакталат:

6.10.1. биринчи кезекте – камсыздандыруу келишиминде (полисинде) көрсөтүлгөн Пайда алуучуга;

6.10.2. Пайда алуучу жок болгондо (дайындалбаса, Камсыздандырылган жактан мурда каза болсо, Камсыздандырылган жак менен бир убакта каза болсо), ошондой эле эгерде Камсыздандырылган жактын өлүмүнүн себеби Пайда алуучунун атайылап жасаган аракеттери болсо – Камсыздандырылган жактын керээзинде көрсөтүлгөн адамга;

6.10.3. 6.10.2-пункту боюнча алуучу жок болсо, ошондой эле эгерде Камсыздандырылган жактын өлүмүнүн себеби анын керээзинде көрсөтүлгөн адамдын атайылап жасаган аракеттери болсо – мураска укук жөнүндө күбөлүк берилгенде, Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдары боюнча Камсыздандырылган жактын мураскери деп таанылган адамга. Эгерде Камсыздандырылган жак каза болгондон кийин Пайда алуучу каза болуп, ал өзүнө тиешелүү камсыздандыруу суммасын ала албай калса, ал анын мураскерлерине төлөнөт, алар Камсыздандыруучуга мураска укук жөнүндө күбөлүк берүүгө тийиш.

6.10.4. эгерде мыйзамдуу мураскер Камсыздандырылган жактын өлүмүнө же анын өлүмүнө алып келген денесине атайылап залал келтирүүгө күнөөлүү болсо, камсыздандыруу суммасы башка мыйзамдуу мураскерлерге төлөнөт.

6.11. Сот тарабынан Камсыздандырылган жак каза болду деп жарыяланганда, камсыздандыруу суммасы, эгерде соттун чечиминде Камсыздандырылган жак өлүм коркунучун туудурган жагдайларда же кырсыкта дайынсыз жоголгондугу жана анын жоголгон же болжолдуу каза болгон күнү камсыздандыруу келишиминин колдонуу мезгилине туура келсе, төлөнүүгө тийиш. Камсыздандырылган жак сот тарабынан дайынсыз жок деп таанылганда камсыздандыруу суммасы төлөнбөйт.

6.12. Камсыздандыруу төлөмүн (суммасын) төлөө Пайда алуучунун өкүлүнө Пайда алуучу тарабынан мыйзамда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат боюнча жүргүзүлүшү мүмкүн.

6.13. Камсыздандыруу төлөмү (суммасы) алуучуга банктагы аманатка которуу, алуучунун эсебинен почта аркылуу которуу, Камсыздандыруучунун кассасынан накталай акча менен же тараптардын макулдашуусу боюнча башка ыкма менен төлөнөт.

6.14. Камсыздандыруу төлөмүн (суммасын) төлөө жөнүндө талаптар Камсыздандыруучуга камсыздандыруу учуру болгон күндөн тартып үч жылдын ичинде, Камсыздандыруучуга ушул Эрежелердин 5.3.4-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө камсыздандыруу учуру жөнүндө кабарлоо шарты менен коюлушу мүмкүн.

6.15. Эгерде камсыздандыруу суммасын алуучу жашы жете элек болсо, анда ага тиешелүү сумма анын атына банкка аманат катары которулат. Аманатты ачуу жана тейлөө боюнча чыгымдар алуучунун эсебинен жүргүзүлөт.

6.16. Камсыздандыруу суммасын алууга талапкер болгон адамга төлөөдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынганда, акыркы зарыл документ алынган күндөн тартып үч банктык күндүн ичинде Камсыздандыруучу тарабынан ушул Эрежелердин тиешелүү пункттарына шилтеме жасоо менен баш тартуунун себеби жөнүндө толук жазуу жүзүндөгү жооп берилүүгө тийиш.

6.17. Жаракат алган учурда төлөмдүн өлчөмү «Кырсыктын натыйжасында жаракат алганда камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмдөрүнүн таблицасы» (ушул эрежелерге 3-тиркеме) менен аныкталат.

6.18. Камсыздандыруу суммасын алуу үчүн Камсыздандыруучуга төмөнкү документтерди берүү зарыл:

6.18.1. Камсыздануучу (Камсыздандырылган жак) тарабынан:

- эмгекке жарамдуулугун жоготкондугуна байланыштуу;
- камсыздандыруу полиси;
- камсыздандыруу суммасын төлөөгө арыз;
- кырсыктын болгондугунун фактысын тастыктаган, күбөлөндүргөн тиешелүү компетенттүү органдардан алынган документтер;
- кырсыктын болгондугунун фактысын тастыктаган дарылоо-алдын алуу мекемесинен алынган документтер;
- майыптык тобун белгилөө жөнүндө МСЭКтин маалымкатынын көчүрмөлөрү;
- соттун чечими, прокуратуранын токтому же мыйзамда белгиленген тартипте жасалган иштин (кылмыштын) фактысын далилдеген башка документтер;
- кырсык жөнүндө акт;
- инсандыгын ырастоочу документ;

6.18.2. Пайда алуучу тарабынан:

- камсыздандыруу полиси, камсыздандыруу суммасын алууга арыз, Камсыздандырылган жактын өлүмү жөнүндө күбөлүк же анын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү, өлүмдүн себеби жөнүндө толук медициналык корутунду, инсандыгын ырастоочу документ.

6.18.3. Камсыздандырылган жактын мураскерлери тарабынан:

6.18.2-пунктчасында көрсөтүлгөн документтер, ошондой эле нотариалдык кеңсе тарабынан берилген мураска укук жөнүндө күбөлүк.

7. КАМСЫЗДАНДЫРУУ КЕЛИШИМИНЕ ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮНҮН ТАРТИБИ.

7.1. Камсыздандыруу келишиминин колдонуу мезгилинде Камсыздануучу төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизе алат:

- камсыздандыруу суммасынын өлчөмүн өзгөртүү бөлүгүндө;

- Камсыздандырылгандардын курамын өзгөртүү бөлүгүндө, тизмеден бошотулган кызматкерлерди чыгарып, алардын ордуна жаңы кабыл алынгандарды киргизүү менен, эгерде тизмеден чыгарылган Камсыздандырылган жактар менен камсыздандыруу келишиминин колдонуу мезгилинде камсыздандыруу учурлары болбосо;

- Камсыздануучунун макулдугу менен Пайда алуучуну өзгөртүү бөлүгүндө.

7.2. Камсыздандыруу суммасы көбөйтүлгөн учурда, келишимдин аягына чейин калган толук айлардан эсептелген камсыздандыруу сыйлыгын төлөө менен кошумча камсыздандыруу келишими түзүлөт. Кошумча камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу сыйлыгынын өлчөмү төмөнкү формула боюнча эсептелет:

$D = (P2 - P1) \times n / 12$, мында

P1, P2 – тиешелүүлүгүнө жараша, баштапкы жана акыркы камсыздандыруу суммалары боюнча бир жылга эсептелген камсыздандыруу сыйлыгы; n – камсыздандыруунун аягына чейин калган айлардын саны.

8. ТАЛАШ-ТАРТЫШТАРДЫ ЧЕЧҮҮ.

8.1. Тараптар камсыздандыруу келишиминин шарттарын аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган учурда келип чыккан талаш-тартыштар тараптардын сүйлөшүүлөрү жолу менен чечилет, ал эми макулдашууга жетишилбеген учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте чечилет.

«АРСЕНАЛЬ-КЫРГЫЗСТАН» КК» ЖАК Камсыздандырылган жакка же келишимде белгиленген Пайда алуучуга кырсыктын кесепетинен Камсыздандырылган жак жаракат алганда, майып болгондо же каза болгондо камсыздандыруу суммасын же анын бир бөлүгүн төлөп берет.

Камсыздандыруу учуру	Камсыздандыруу суммасынын өлчөмү
Кырсыктын кесепетинен каза болуу	камсыздандыруу суммасынын 100%
Кырсыктын кесепетинен майып болуу	1-топтогу майыптык үчүн камсыздандыруу суммасынын 100% 2-топтогу майыптык үчүн камсыздандыруу суммасынын 75% 3-топтогу майыптык үчүн камсыздандыруу суммасынын 50%
Жаракат	Төлөмдөр «Кырсыктын кесепетинен жаракат алган учурда камсыздандыруу төлөмдөрүнүн өлчөмдөрүнүн таблицасы» (үшүл эрежелерге 3-тиркеме) менен аныкталат.

Камсыздандыруу келишиминин колдонуу убактысы:

1. Күнү-түнү.
2. Камсыздандырылган жак кызматтык милдеттерин аткарып жатканда жана аларды аткаруучу жерге бараткан жолдо.
3. Камсыздандырылган жак кызматтык милдеттерин аткарып жатканда.

Камсыздандыруунун колдонуу аймагы: Бүткүл дүйнө

Тобокелдик топтору.

1-ТОБОКЕЛДИК ТОБУ: кеңсе кызматкерлери жана өнөр жай өндүрүшүнө түздөн-түз катышпаган адамдар.

2-ТОБОКЕЛДИК ТОБУ: өндүрүш процессинде иштеген адамдар (машина куруу, жыгач иштетүү, жеңил өнөр жайы), дарыя транспорту, айдоочулар.

3-ТОБОКЕЛДИК ТОБУ: курулушчулар, темир жол жана деңиз транспортунун, металлургия, мунай жана газ өнөр жайынын кызматкерлери.

4-ТОБОКЕЛДИК ТОБУ: химиялык өнөр жайдын кызматкерлери, жогорку вольттогу линиялардын электриктери ж.б.

5-ТОБОКЕЛДИК ТОБУ: коркунучу жогору тармактардын кызматкерлери (жардыруучулар, сууга чумкуучулар, учуучу курам, өрт өчүрүүчүлөр) ж.б., коопсуздук жана кайтаруу кызматтарынын кызматкерлери, ишкерлер, тоо-кен өнөр жайынын кызматкерлери, кассирлер, инкассаторлор ж.б.

Бир камсыздандырылган жакка жылына кырсыктардан камсыздандыруу боюнча тарифтер (камсыздандыруу күнү-түнү колдонулат) тобокелдик топторуна жараша ушул Эрежелерге №1 Тиркеменин №1 Таблицасында келтирилген. Камсыздандыруунун колдонуу убактысы кыскартылганда, тариф Кырсыктардан камсыздандыруу эрежелеринин №2 тиркемесинде көрсөтүлгөн шкала менен азайтылат. Эгерде камсыздандыруу Камсыздандырылган жак кызматтык милдеттерин аткарып жатканда жана аларды аткаруучу жерге бараткан жолдо колдонулса, тариф 15%га азайтылат. Эгерде камсыздандыруу Камсыздандырылган жак кызматтык милдеттерин аткарып жатканда гана колдонулса, тариф 20%га азайтылат.

Камсыздандыруу сыйлыгы бир жолу төлөнөт

- Камсыздандыруучу эсеп-фактураны койгон күндөн тартып 5 банктык күндүн ичинде бүткүл камсыздандыруу мөөнөтү үчүн бир жолку төлөм менен;

- Камсыздандыруу келишиминде (полисинде) аныкталган төгүмдөр менен бөлүп төлөө менен.

Келишим накталай эмес эсептешүүдө – камсыздандыруу сыйлыгы Камсыздандыруучунун банктык эсебине чегерилген күндөн тартып, ал эми накталай эсептешүүдө – камсыздандыруу сыйлыгы Камсыздандыруучунун кассасына төлөнгөн күндөн тартып күчүнө кирет.

Камсыздандыруу учуру келип чыккандагы тараптардын өз ара мамилелери.

Камсыздандыруу учуру келип чыкканда Камсыздандыруучу милдеттүү:

- Эгерде келишимде башкача каралбаса, болгон окуя жөнүндө билдирүүгө мүмкүнчүлүк пайда болгон учурдан тартып үч күндүн ичинде, Камсыздандыруучуга билдирүүнүн фактысын объективдүү түрдө тастыктоого мүмкүндүк берген ар кандай жеткиликтүү ыкма менен кабарлоого;
- Камсыздандыруу учурунун болгон фактысын документалдык түрдө тастыктоого (ИИМдин тиешелүү бөлүмүнүн маалымкаты, медициналык мекеменин маалымкаты ж.б.);
- Камсыздандыруучуга камсыздандыруу төлөмүнө жазуу жүзүндөгү арызды, камсыздандыруу полисин, медициналык мекеменин маалымкатын, ал эми Камсыздандырылган жак каза болгон учурда – ЖААКтын өлүм жөнүндө күбөлүгүн, мураска укукка киргендигин тастыктаган документтерди, инсандыгын ырастоочу документтерди, ошондой эле кырсыктын себептерин, мүнөзүн жана анын келип чыккан кесепеттери менен байланышын аныктоо үчүн зарыл болгон документтерди жана маалыматтарды берүүгө.

Камсыздандыруу төлөмү учурду камсыздандыруу учуру деп таануу жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн акыркы зарыл документ алынган учурдан тартып беш банктык күндүн ичинде бир жолу жүргүзүлөт.

Камсыздандыруу суммасын төлөп берүүдөн баш тартуу. Камсыздандыруу суммасы төмөнкү учурларда төлөнбөйт:

- камсыздандырылган жактын же пайда алуучунун камсыздандыруу учурунун келип чыгышына багытталган атайылап жасаган аракеттери;
- камсыздандырылган жактын коопсуздук техникасынын эрежелерин бузуусу;
- эгерде камсыздандыруу учуру камсыздандырылган жактын алкогольдук, баңгилик же токсикалык мас абалынын натыйжасы болсо;
- Камсыздандырылган жактын камсыздандыруу учуру менен түздөн-түз байланышта болгон укукка каршы аракеттерди жасоосу;

- өзүн-өзү өлтүрүү (Камсыздандырылган жактын өзүн-өзү өлтүрүүгө аракет кылуусу), камсыздандырылган жак үчүнчү жактар тарабынан үшундай абалга жеткирилген учурлардан тышкары;
- Камсыздандырылган жактын согуш аракеттерине, элдик толкундоолорго, иш таштоолорго катышуусу;
- Өзөктүк жарылуулардын, радиациянын жана радиоактивдүү булгануунун кесепеттеринин таасири;
- камсыздандырылган жактын транспорт каражатын башкарууну алкоого, баңгилик же токсикалык мас абалында болгон адамга же ушул транспорт каражатын айдоого укугу жок адамга өткөрүп берүүсү;
- эгерде Камсыздануучу (Камсыздандырылган жак) камсыздандырылган жактын ишмердүүлүгүнүн түрү өзгөргөндүгү жөнүндө билдирбесе, эгерде бул өзгөрүү камсыздандыруу учурунун келип чыгышынын түз же кыйыр себеби болсо;
- кырсыктын себептерин, мүнөзүн жана анын келип чыккан кесепеттери менен байланышын аныктоо үчүн зарыл болгон документтерди жана маалыматтарды камсыздандыруу келишиминде белгиленген мөөнөттөрдө көрсөтпөсө же атайылап жалган далилдерди келтирсе.

Эгерде камсыздандыруу келишиминде башкача каралбаса, камсыздандыруу суммасы төмөнкү учурларда төлөнбөйт:

- Эгерде камсыздандыруу учуру Камсыздандырылган жактын жекеме-жекенин бардык түрлөрү, авто-, мото-, авиа- жана ат спорту, сууга секирүү, альпинизм, дельтапланеризм жана парашют менен секирүү менен алектенүүсүнүн натыйжасы болсо.

Таблица №1.

Камсыздандыруу шарттары	Тобокелдик тобу				
	1	2	3	4	5
Кырсыктын кесепетинен каза болуу	0,21	0,26	0,31	0,37	0,45
Кырсыктын кесепетинен каза болуу жана майып болуу	0,31	0,38	0,46	0,56	0,67
Кырсыктын кесепетинен каза болуу, майып болуу жана жаракат алуу	0,61	0,77	0,93	1,12	1,34

Бул тарифтер шарттуу болуп саналат жана ар бир конкреттүү учурда өзүнчө каралууга тийиш

Кырсыктардан камсыздандыруу эрежелерине

№2 тиркеме

Камсыздандыруу келишими бир жылдан аз мөөнөткө түзүлгөн учурда камсыздандыруу сыйлыгы (жылдык камсыздандыруу сыйлыгынан % менен) төмөнкүнү түзөт:

- 1 ай - 15 %
- 2 ай - 30 %
- 3 ай - 40%
- 4 ай - 50%
- 6 ай - 60%
- 7 ай - 75%
- 8 ай - 80%
- 9 ай - 85%
- 10 ай - 90%
- 11 ай - 95 %

Камсыздандыруу мөөнөтү бир айдан аз болгон учурда камсыздандыруу төгүмдөрү толук бир ай үчүн төлөнөт.

Кырсык болгон учурда камсыздандыруу төлөмүн төлөп берүү өлчөмдөрүнүн

ТАБЛИЦАСЫ

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	Баш сөөктөрү, нерв системасы	
1.	Баш сөөктөрүнүн сынышы: а) баш сөөгүнүн төбөсүнүн сырткы пластинкасынын б) баш сөөгүнүн төбөсүнүн в) негизинин г) баш сөөгүнүн төбөсүнүн жана негизинин	5 15 20 25
2.	Баш сөөктүн ичиндеги мертинүү гематомалары: а) эпидуралдык б) субдуралдык, мээ ичиндеги в) эпидуралдык жана субдуралдык (мээ ичиндеги)	10 15 20
3.	Баш мээнин жабыркашы: а) дарылануу мөөнөтү 3 күндөн 13 күнгө чейин (кошо алганда) болгон баш мээнин чайкалышы б) дарылануу мөөнөтү 14 жана андан ашык күндү түзгөн баш мээнин чайкалышы в) баш мээнин урунушу, субарахноидалдык кан куюлуу г) баш сөөк көңдөйүндөгү алынбаган бөтөн нерселер (тигүүчү жана пластикалык материалдардан тышкары) д) баш мээ затынын жанчылышы (симптоматика көрсөтүлбөстөн) Эскертүүлөр: 1. Эгерде баш-мээ жаракатына байланыштуу баш сөөктөрүнө, баш мээге жана анын кабыктарына операциялык кийлигишүүлөр жасалса, кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 10%ы бир жолу төлөнөт. 2. Бир жаракаттын натыйжасында бир беренедө саналган жабыркоолор келип чыкса, камсыздандыруу суммасы эң оор жабыркоону эске алган бир пунктча боюнча төлөнөт. Ар башка беренелерде көрсөтүлгөн жабыркоолордо камсыздандыруу суммасы алардын ар бирин эске алуу менен суммалоо жолу менен төлөнөт.	3 5 10 15 50
4.	Нерв системасынын жабыркашы (мертинүү, токсикалык, гипоксиялык), төмөнкүлөргө алып келген:	

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	а) 16 жашка чейинки балдардагы астениялык синдром, дистония, энцефалопатия б) арахноидит, энцефалит, арахноэнцефалит в) эпилепсия (талма) г) жогорку же төмөнкү монопарез (бир колдун же бир буттун парези) д) геми- же парпарез (эки колдун же эки буттун парези, оң же сол тараптагы кол-буттун парези), амнезия (эстутумду жоготуу) е) моноплегия (бир колдун же буттун шал болушу) ж) тетрапарез (кол-буттун парези), кыймыл координациясынын бузулушу, акыл-эстин начарлашы (деменция) з) геми-, пара- же тетраплегия, афазия (сүйлөө жөндөмүн жоготуу), декорткация, жамбаш органдарынын функциясынын бузулушу Эскертүүлөр: 1. 4-беренедө көрсөтүлгөн нерв системасынын жаракатынын кесепеттерине байланыштуу камсыздандыруу суммасы, эгерде алар дарылоо-алдын алуу мекемеси тарабынан жаракат алган күндөн тартып 3 айдан эрте эмес мөөнөттө аныкталып жана ошол мекеменин маалымкаты менен тастыкталса, жаракаттын эң оор кесепеттерин эске алган бир пунктча боюнча төлөнөт. Мында камсыздандыруу суммасы нерв системасынын жабыркашына алып келген камсыздандыруу окуяларына байланыштуу төлөнгөн камсыздандыруу суммасына кошумча төлөнөт. Төлөмдөрдүн жалпы суммасы 100%дан ашпашы керек. 2. Эгерде камсыздандуучу жаракат жана анын кабылдоолору боюнча дарылануу жөнүндө маалымкаттарды берсе, камсыздандыруу суммасы 1, 2, 3, 5, 6 жана 4-беренелер боюнча суммалоо жолу менен төлөнөт. 3. Баш-мээ жаракатынын натыйжасында көрүүнүн курчтугу же угуу төмөндөсө, камсыздандыруу суммасы бул жаракатты жана көрсөтүлгөн кабылдоолорду эске алуу менен тиешелүү беренелер боюнча суммалоо жолу менен төлөнөт.	5 10 15 30 40 60 70 100
5.	Бир же бир нече баш-мээ нервдеринин перифериялык жабыркашы Эскертүү. Эгерде баш-мээ нервдеринин жабыркашы баш сөөгүнүн негизи сынганда пайда болсо, камсыздандыруу суммасы 1-берене боюнча төлөнөт; мында 5-берене колдонулбайт.	10
6.	Жүлүндүн кайсы болбосун деңгээлде жабыркашы, ат куйруктун жабыркашы, полиомиелит, симптомдору көрсөтүлбөстөн: а) чайкалышы б) урунушу в) кысылышы, гематомия, полиомиелит г) жарым-жартылай үзүлүшү д) жүлүндүн толук үзүлүшү Эскертүүлөр: 1. Эгерде камсыздандыруу суммасы 6-берене (а, б, в, г) боюнча төлөнүп, андан кийин 4-беренедө саналган жана дарылоо-профилактика мекемесинин маалымкаты менен тастыкталган кабылдоолор пайда болсо, 4-берене боюнча камсыздандыруу суммасы мурда төлөнгөнгө кошумча төлөнөт.	5 10 30 50 100

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	2. Эгерде омуртканын жана жүлүндүн жаракатына байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса, кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 15%ы бир жолу төлөнөт.	
7.	Бир кол-буттагы травматикалык невриттер (манжа нервдеринин невриттеринен тышкары)	5
8.	Моюн, ийин, бел, куймулчак өрүмдөрүнүн жабыркашы (үзүлүшү, жаракат алышы): а) мертинүү плексити б) өрүмдүн жарым-жартылай үзүлүшү в) өрүмдүн үзүлүшү Эскертүүлөр: 1. 7 жана 8-беренелер бир убакта колдонулбайт. 2. Жаракатка байланыштуу пайда болгон невралгиялар, невропатиялар камсыздандыруу суммасын төлөө үчүн негиз болбойт.	10 40 70
9.	Нервдердин үзүлүшү: а) билектеги каруу, чыканак, ортоңку нервдердин бутактарынын (манжа нервдеринин) б) бирөөнүн: билек мууну жана кырк муун деңгээлинде каруу, чыканак же ортоңку нервдин; кичине же чоң жилик нервинин в) эки же андан көп: билек мууну жана кырк муун деңгээлинде каруу, чыканак, ортоңку нервдердин; кичине жана чоң жилик нервдеринин г) бирөөнүн: колтук астындагы, каруу, чыканак, ортоңку – чыканак мууну жана ийин деңгээлинде, отургуч же сан нервинин д) эки же андан көп: колтук астындагы, каруу, чыканак, ортоңку – чыканак мууну жана ийин деңгээлинде, отургуч жана сан нервдеринин Эскертүү: Таман, буттун жана колдун манжаларынын деңгээлиндеги нервдердин жабыркашы камсыздандыруу суммасын төлөө үчүн негиз болбойт.	5 10 20 25 40
	Көрүү органдары	
10.	Бир көздүн аккомодациясынын шал болушу	15
11.	Гемиянопия (бир көздүн көрүү талаасынын жарымынын түшүп калышы), көз чанагынын булчуңдарынын жабыркашы (мертинүү кылайлык, птоз, диплопия)	15
12.	Бир көздүн көрүү талаасынын тарышы:: а) концентрдик эмес б) концентрдик	10 15

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
13.	Бир көздүн пульсациялоочу экзофтальмы	20
14.	Көрүүнүн курчтугунун төмөндөшүнө алып келбеген көздүн жабыркашы: а) көз чанагынын тешип өтпөгөн жаракаты, гифема б) көз чанагынын тешип өткөн жаракаты, II, III даражадагы күйүктөр, гемофтальм Эскертүүлөр: 1. Даражасы көрсөтүлбөгөн көз күйүктөрү, ошондой эле патологиялык өзгөрүүлөргө алып келбеген I даражадагы көз күйүктөрү камсыздандыруу суммасын төлөө үчүн негиз болбойт. 2. Эгерде 14-беренедө саналган жабыркоолор көрүүнүн курчтугунун төмөндөшүнө алып келсе, камсыздандыруу суммасы 20-беренеге ылайык төлөнөт. Мында 14-берене колдонулбайт. Эгерде көз алмасынын жабыркашына байланыштуу камсыздандыруу суммасы 14-берене боюнча төлөнүп, кийинчерээк жаракат көрүүнүн курчтугунун төмөндөшү менен кабылдап, бул чоңураак өлчөмдө камсыздандыруу суммасын төлөөгө негиз берсе, мурда төлөнгөн камсыздандыруу суммасы кармалып калат. 3. Көздүн кабыктарындагы үстүртөн бөтөн нерселер камсыздандыруу суммасын төлөө үчүн негиз болбойт.	3 5
15.	Бир көздүн жаш агуучу жолдорунун жабыркашы: а) жаш агуучу жолдордун функциясынын бузулушуна алып келбеген б) жаш агуучу жолдордун функциясынын бузулушуна алып келген	5 10
16.	Көз жаракатынын кесепеттери: а) конъюнктивит, кератит, иридоциклит, хориоретинит б) көздүн түстүү чел кабыгынын кемтиги, чечекейдин жылышы, каректин формасынын өзгөрүшү, трихиаз (кирпиктердин туура эмес өсүшү), кабактын кайрылышы, көз чанагындагы жана көз чарасынын ткандарындагы алынбаган бөтөн нерселер, көз чанагынын жана ирмөөчтөрдүн кабыктарынын тырыктары (териден тышкары) Эскертүүлөр: а) Эгерде бир жаракаттын натыйжасында 16-беренедө саналган бир нече патологиялык өзгөрүүлөр келип чыкса, камсыздандыруу суммасы эң оор кесепетти эске алуу менен бир жолу төлөнөт. б) Эгерде окулист-дарыгер көз жаракатынан кийин 3 айдан эрте эмес мөөнөттө 10, 11, 12, 13, 15б, 16-беренелерде саналган патологиялык өзгөрүүлөр жана көрүүнүн курчтугунун төмөндөшү бар экенин аныктаса, камсыздандыруу суммасы бардык кесепеттерди эске алуу менен суммалоо жолу менен төлөнөт, бирок бир көз үчүн 50%дан ашпашы керек.	5 10
17.	Көрүүсү 0,01ден төмөн болбогон жалгыз көздүн же эки көздүн тең көрүүсүн толук жоготууга алып келген көздүн (көздөрдүн) жабыркашы	100
18.	Жаракаттын натыйжасында сокур көздүн чанагын алып салуу	10
19.	Көз чарасынын (орбитанын) сынышы	10

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
20.	Көрүүнүн курчтугунун төмөндөшү (1-таблицаны караңыз) Эскертүүлөр: 1. Жаракаттын натыйжасында көрүүнүн курчтугунун төмөндөшүнө жана башка кесепеттерге байланыштуу камсыздандыруу суммасын төлөө жөнүндө чечим дарылоо аяктагандан кийин, бирок жаракат алган күндөн тартып 3 айдан эрте эмес мөөнөттө кабыл алынат. Бул мөөнөт өткөндөн кийин камсыздандырылган жак эки көзүнүн тең көрүү курчтугун (коррекцияны эсепке албастан) жана алган жабыркоонун башка кесепеттерин аныктоо үчүн окулист-дарыгерге жиберилет. Мындай учурларда алдын ала камсыздандыруу суммасы 14, 15а, 19-беренелер боюнча жаракат фактысын эске алуу менен төлөнүшү мүмкүн. 2. Эгерде жабыркаган көздүн жаракатка чейинки көрүү курчтугу жөнүндө маалымат жок болсо, анда шарттуу түрдө ал жабыркабаган көздүкүндөй болгон деп эсептөө керек. Бирок, эгерде жабыркабаган көздүн көрүү курчтугу жабыркагандыкынан төмөн болсо, шарттуу түрдө жабыркаган көздүн көрүү курчтугу 1,0го барабар болгон деп эсептөө керек. 3. Эгерде жаракаттын натыйжасында эки көз тең жабыркап, алардын жаракатка чейинки көрүүсү жөнүндө маалымат жок болсо, шарттуу түрдө алардын көрүү курчтугу 1,0 болгон деп эсептөө керек. 4. Эгерде жаракаттан кийинки көрүүнүн курчтугунун төмөндөшүнө байланыштуу жасалма чечекей имплантацияланса же коррекциялоочу линза колдонулса, камсыздандыруу суммасы операцияга чейинки көрүү курчтугун эске алуу менен төлөнөт.	
	Угуу органдары	
21.	Кулак калканынын жабыркашы, төмөнкүлөргө алып келген: а) кемирчегинин сынышы б) кулак калканынын 1/3 бөлүгүнө чейин жоктугу в) кулак калканынын 1/3 - 1/2 бөлүгүнүн жоктугу г) кулак калканынын 1/2 бөлүгүнөн ашыгынын жоктугу Эскертүү: 21-берене (б, в, г) боюнча камсыздандыруу суммасын төлөө жөнүндө чечим жараат айыккандан кийин жүргүзүлгөн күбөлөндүрүүнүн маалыматтарынын негизинде кабыл алынат. Эгерде камсыздандыруу суммасы 21-берене боюнча төлөнсө, 58-берене колдонулбайт.	3 5 10 30
22.	Бир кулактын жабыркашы, угуунун төмөндөшүнө алып келген: а) шыбырды 1ден 3 мге чейинки аралыктан угуу б) шыбырды 1 мге чейинки аралыктан угуу в) толук дүлөйлүк (сүйлөшүү кеби - 0) Эскертүү: Жаракаттын натыйжасында угуунун төмөндөшүнө байланыштуу камсыздандыруу суммасын төлөө жөнүндө чечим дарылоо аяктагандан кийин, бирок	5 15 25

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	жаракат алган күндөн тартып 3 айдан эрте эмес мөөнөттө кабыл алынат. Бул мөөнөт өткөндөн кийин камсыздандырылган жак алган жабыркоонун кесепеттерин аныктоо үчүн ЛОР-адиске жиберилет. Мындай учурларда алдын ала камсыздандыруу суммасы 23, 24а-беренелер боюнча (эгер негиздер болсо) жаракат фактысын эске алуу менен төлөнүшү мүмкүн.	
23.	Жаракаттын натыйжасында бир тарсылдак жаргагынын айрылышы жана угуунун төмөндөшүнө алып келбеген учур Эскертүүлөр: 1. Эгерде жаракаттын натыйжасында тарсылдак жаргагы айрылып, угуу төмөндөсө, камсыздандыруу суммасы 22-берене боюнча аныкталат. Мында 23-берене колдонулбайт. Эгерде тарсылдак жаргагынын айрылышы баш сөөгүнүн негизинин сынышынын (ортоңку баш сөөк чуңкуру) натыйжасында болсо, 23-берене колдонулбайт.	5
24.	Бир кулактын жабыркашы, посттравматикалык отитке алып келген: а) курч ириңдүү б) өнөкөт Эскертүү: 24b-берене боюнча камсыздандыруу суммасы, эгерде жаракаттын бул кабылдоосу ЛОР-адис тарабынан жаракаттан кийин үч ай өткөндөн кийин аныкталса, кошумча төлөнөт. Бул мөөнөткө чейин камсыздандыруу суммасы тиешелүү берене боюнча жаракат фактысын эске алуу менен төлөнөт	3 5
	Дем алуу системасы	
25.	Мурун сөөктөрүнүн, кемирчегинин, маңдай, гаймор кобулдарынын алдыңкы капталынын, торчо сөөгүнүн сынышы, чыгышы Эскертүү: Эгерде мурун сөөктөрүнүн, кемирчегинин сынышына, чыгышына байланыштуу анын деформациясы келип чыкса жана бул дарылоо-алдын алуу мекемесинин маалымкаты жана күбөлөндүрүүнүн жыйынтыктары менен тастыкталса, камсыздандыруу суммасын төлөө 25 жана 58-беренелер боюнча (эгер бул беренени колдонууга негиздер болсо) суммалоо жолу менен жүргүзүлөт.	5
26.	Өпкөнүн жабыркашы, тери астындагы эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмония, экссудативдик плеврит, көкүрөк көңдөйүндөгү бөтөн нерсе(лер): а) бир тараптан б) эки тараптан Эскертүүлөр: 1. Жаракатты дарылоо мезгилинде же жаракатка байланыштуу жасалган операциялык кийлигишүүдөн кийин (көкүрөк тутумунун жана көкүрөк көңдөйүнүн органдарынын жабыркашынан тышкары) өнүккөн пневмония камсыздандыруу суммасын төлөө үчүн негиз болбойт. 2. Эгерде кабыргалардын, төш сөөгүнүн сынышы 26-беренедө каралган кабылдоолорго алып келсе, бул берене боюнча камсыздандыруу суммасы 28, 29-беренелерге кошумча төлөнөт.	5 10

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
27.	Көкүрөк тутумунун жана анын органдарынын жабыркашы, төмөнкүлөргө алып келген: а) өпкө жетишсиздиги (жаракат алган күндөн тартып 3 ай өткөндөн кийин) б) өпкөнүн бир бөлүгүнүн, бөлүкчөсүнүн алынып салынышы в) бир өпкөнүн алынып салынышы Эскертүү: Камсыздандыруу суммасы 27-берене (б, в) боюнча төлөнгөндө, 27а-беренеси колдонулбайт.	10 40 60
28.	Төш сөөгүнүн сынышы	5
29.	Ар бир кабырганын сынышы Эскертүүлөр: 1. Жандандыруу иш-чаралар учурунда кабыргалар сынса, камсыздандыруу суммасы жалпы негиздерде төлөнөт. 2. Кабырганын кемирчек бөлүгүнүн сынышы камсыздандыруу суммасын төлөө үчүн негиз болот. 3. Эгерде ар кандай дарылоо-алдын алуу мекемелеринен алынган маалымкаттарда жабыркаган кабыргалардын саны ар башка көрсөтүлсө, камсыздандыруу суммасы кабыргалардын көп санын эске алуу менен төлөнөт.	3
30.	Көкүрөк клеткасынын тешип өткөн жаракаты, торакоскопия, торакоцентез, жаракатка байланыштуу жасалган торакотомия: а) торакоскопия, торакоцентез; көкүрөк көңдөйүнүн органдары жабыркабаган жана торакотомия жасоону талап кылбаган тешип өткөн жаракат; б) торакотомия (көкүрөк көңдөйүнүн органдары жабыркабаган учурда); с) торакотомия (көкүрөк көңдөйүнүн органдары жабыркаган учурда); д) кайталанган торакотомиялар (алардын санына карабастан). Эскертүүлөр: 1. Эгерде көкүрөк клеткасынын жана анын органдарынын жабыркашына байланыштуу өпкө же анын бир бөлүгү алынып салынса, камсыздандыруу суммасы 27-беренеге ылайык төлөнөт; мында 30-берене колдонулбайт; 30 жана 26-беренелер бир убакта колдонулбайт. 2. Эгерде көкүрөк көңдөйүнүн жаракатына байланыштуу торакоскопия, торакоцентез, торакотомия жасалса, камсыздандыруу суммасы эң татаал кийлигишүүнү эске алуу менен бир жолу төлөнөт. 1.	5 10 15 10
31.	Функциянын бузулушун пайдакылбаган коконун, кекиртектин, тил астындагы сөөктүн, калкан сымал кемирчектин жабыркашы, жаракатка байланыштуу жасалган трахеостомия	5

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	Эскертүү. Эгерде мертинүүгө байланыштуу бронхоскопия, трахеостомия (трахеотомия) жүргүзүлсө, кошумча 5% камсыздандыруу суммасы төлөнөт.	
32.	Төмөнкүлөргө алып келген коконун, кекиртектин, тил астындагы сөөктүн, калкан сымал кемирчектин жабыркашы, жаракатка байланыштуу жасалган трахеостомия а) үнүнүн каргылданышы же жоголушу, жаракаттан кийин 3 айдан кем эмес убакыт бою трахеостомиялык түтүктү тагынып жүрүү б) үнүнүн жоголушу, жаракаттан кийин 6 айдан кем эмес убакыт бою трахеостомиялык түтүктү тагынып жүрүү Эскертүү. 32-берене боюнча камсыздандыруу суммасы 31-берене боюнча жаракатка байланыштуу төлөнгөн камсыздандыруу суммасына кошумча төлөнөт. Эгерде камсыздануучу өз арызында жаракат коконун же кекиртектин функциясынын бузулушуна алып келгенин көрсөтсө, жаракаттан кийин 3 ай өткөндөн кийин адистин корутундусун алуу зарыл. Бул мөөнөткө чейин камсыздандыруу суммасы 31-берене боюнча төлөнөт.	10 20
	Жүрөк-кан тамыр системасы	
33.	Жүрөктүн, анын кабыктарынын жана ири магистралдык кан тамырлардын жүрөк-кан тамыр жетишсиздигине алып келбеген жабыркашы	25
34.	Жүрөктүн, анын кабыктарынын жана ири магистралдык кан тамырлардын жүрөк-кан тамыр жетишсиздигине алып келген жабыркашы: а) I даражадагы б) II - III даражадагы Эскертүү: Эгерде №195 формасындагы маалымкатта жүрөк-кан тамыр жетишсиздигинин даражасы көрсөтүлбөсө, камсыздандыруу суммасы 34а-беренеси боюнча төлөнөт.	10 25
35.	Ири перифериялык кан тамырлардын (кан айлануунун бузулушуна алып келбеген) төмөнкү деңгээлдеги жабыркашы: а) ийин, сан б) каруу, шыйрак а)	10 5
36.	Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сосудистую недостаточность Эскертүүлөр: 1. Ири магистралдык кан тамырларга төмөнкүлөр кирет: аорта, өпкө, аталышы жок, күрөө тамырлары, ички көк күрөө тамырлар, жогорку жана төмөнкү көңдөй веналар,	20

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	капка тамырлар, ошондой эле ички органдардын кан айлануусун камсыз кылган магистралдык кан тамырлар. Ири перифериялык кан тамырларга төмөнкүлөр кирет: акырек астындагы, колтук астындагы, ийин, чыканак жана билек тамырлары, жамбаш, сан, тизе астындагы, алдыңкы жана арткы чоң жилик артериялары; ийин-баш, акырек астындагы, колтук астындагы, сан жана тизе астындагы көк кан тамырлары. 2. Эгерде камсыздануучу өз арызында жаракат жүрөк-кан тамыр системасынын функциясынын бузулушуна алып келгенин көрсөтсө, адистин корутундусун алуу зарыл. 3. 34, 36-беренелер боюнча камсыздандыруу суммасы, эгерде бул беренелерде көрсөтүлгөн жаракаттын кабылдоолору дарылоо-профилактика мекемесинде жаракаттан кийин 3 ай өткөндөн кийин аныкталып жана ошол мекеменин маалымкаты менен тастыкталса, кошумча төлөнөт. Бул мөөнөткө чейин төлөм 33, 35-беренелер боюнча жүргүзүлөт. 3. Эгерде ири кан тамырлардын жабыркашына байланыштуу кан тамыр нугун калыбына келтирүү максатында операциялар жасалса, кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 5%ы төлөнөт.	
	Тамак сиңирүү органдары	
37.	Үстүңкү жаактын, бет сөөгүнүн же астыңкы жаактын сынышы, жаактын чыгышы: а) бир сөөктүн сынышы, жаактын чыгышы б) эки же андан көп сөөктүн сынышы же бир сөөктүн кош сынышы Эскертүүлөр: 1. Стоматологиялык манипуляциялар учурунда кокустан болгон жаак сыныгында камсыздандыруу суммасы жалпы негиздерде төлөнөт. 2. Тиштерди жоготуу учурунда болгон альвеолярдык үрчүктүн сынышы камсыздандыруу суммасын төлөө үчүн негиз болбойт. 3. Эгерде жаактардын, бет сөөктөрүнүн жаракатына байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса, кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 5%ы бир жолу төлөнөт.	5 10
38.	Көнүмүш (адаттагы) жаак чыгуусу Эскертүү: Астыңкы жаактын көнүмүш чыгуусунда камсыздандыруу суммасы 37-берене боюнча төлөнгөн камсыздандыруу суммасына кошумча төлөнөт, эгерде бул кабылдоо камсыздандыруу мезгилинде алынган жаракаттын натыйжасында жана андан кийин 3 жылдын ичинде келип чыкса. Жаактын көнүмүш чыгуусу кайталанганда камсыздандыруу суммасы төлөнбөйт.	10
39.	Төмөнкүлөрдүн жоктугуна алып келген жаактын жабыркашы:	

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	а) жаактын бир бөлүгүнүн (альвеолярдык үрчүктөн тышкары) б) жаактын Эскертүүлөр: 1. Жаактын же анын бир бөлүгүнүн жоктугуна байланыштуу камсыздандыруу суммасын төлөөдө тиштердин санына карабастан, алардын жоготулушу да эске алынган. 2. Жаактын жаракаты ооз көңдөйүнүн башка органдарынын жабыркашы менен коштолгон учурларда, төлөнүүгө тийиш болгон камсыздандыруу суммасынын пайызы бул жабыркоолорду эске алуу менен тиешелүү беренелер боюнча суммалоо жолу менен аныкталат. 3. 39-берене боюнча камсыздандыруу суммасы төлөнгөндө, операциялык кийлигишүүлөр үчүн кошумча камсыздандыруу суммасы төлөнбөйт.	40 80
40.	Тилдин, ооз көңдөйүнүн жабыркашы (жаракат, күйүк, үшүк алуу), тырыктардын (өлчөмүнө карабастан) пайда болушуна алып келген	3
41.	Төмөнкүлөргө алып келген тилдин жабыркашы: а) тилдин үчүнүн жоктугу б) тилдин дисталдык үчтөн бир бөлүгүнүн жоктугу с) тилдин ортоңку үчтөн бир бөлүгүнүн деңгээлинде жоктугу д) тилдин түбүнүн деңгээлинде жоктугу же тилдин толук жоктугу	10 15 30 60
42.	Төмөнкүлөргө алып келген тиштердин жабыркашы: а) тиштин таажысынын сынып калышы, тиштин сынышы (таажысы, моюну, тамыры), тиштин чыгышы жоготуу: б) 1 тиштин с) 2-3 тиштин д) 4-6 тиштин е) 7-9 тиштин ф) 10 жана андан ашык тиштин Эскертүүлөр: 1. Алынбай турган протездери бар тиштер жаракаттын натыйжасында сынса же жоготулса, камсыздандыруу суммасы таяныч тиштердин жоготулушун гана эске алуу менен төлөнөт. Жаракаттын натыйжасында алынма протездер жабыркаса, камсыздандыруу суммасы төлөнбөйт. 2. 5 жашка чейинки балдардын сүт тиштери жоготулса же сынса, камсыздандыруу суммасы жалпы негиздерде төлөнөт. 3. Тиштерди жоготууда жана жаак сынганда, төлөнүүгө тийиш болгон камсыздандыруу суммасынын өлчөмү 37 жана 42-беренелер боюнча суммалоо жолу менен аныкталат.	3 5 10 15 20 25

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	4. Эгерде тиштин жаракатына байланыштуу камсыздандыруу жөлөкпулу 42а-беренеси боюнча төлөнүп, кийинчерээк ал тиш алынып салынса, төлөнүүгө тийиш болгон камсыздандыруу суммасынан мурда төлөнгөн камсыздандыруу жөлөкпулу кармалып калат. 5. Эгерде жаракатка байланыштуу алынып салынган тиш имплантацияланса, камсыздандыруу суммасы 42-берене боюнча жалпы негиздерде төлөнөт. Бул тиш кайра алынып салынган учурда кошумча төлөм жүргүзүлбөйт.	
43.	Күлкүндүн, кызыл өңгөчтүн, ашказандын, ичегинин жабыркашы (жаракат, үзүлүү, күйүк), ошондой эле бул жабыркоолорго байланыштуу же кызыл өңгөчтөн, ашказандан бөтөн нерселерди алуу максатында жасалган эзофагогастроскопия, функционалдык бузулууларга алып келбеген учур	5
44.	Төмөнкүлөргө алып келген кызыл өңгөчтүн жабыркашы (жаракат, үзүлүү, күйүк): а) кызыл өңгөчтүн тарышы б) кызыл өңгөчтүн өткөрбөстүгү (гастростома болгондо), ошондой эле кызыл өңгөчтүн пластикасынан кийинки абал Эскертүү. 44-берене боюнча төлөнүүгө тийиш болгон камсыздандыруу суммасынын пайызы жаракат алган күндөн тартып 6 айдан эрте эмес мөөнөттө аныкталат. Бул мөөнөткө чейин камсыздандыруу суммасы алдын ала 43-берене боюнча төлөнөт жана бул пайыз акыркы чечим кабыл алынганда кармалып калат.	40 100
45.	Тамак сиңирүү органдарынын жабыркашы (үзүлүү, күйүк, жаракат), кокустан катуу уулануу, төмөнкүлөргө алып келген: а) холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит, энтерит, колит, проктит, парапроктит б) ашказандын, ичегинин, арткы өткөөлдүн тырык менен тарышы (деформациясы) в) жабышма оорусу, жабышма өткөрбөстүгүнө байланыштуу операциядан кийинки абал г) ичеги тешик жарасы, ичеги-кын тешик жарасы, уйку безинин тешик жарасы е) табигый эмес арткы тешик (колостома) Эскертүүлөр: 1. “а”, “б”, “с” пунктчаларында каралган жаракаттын кабылдоолорунда камсыздандыруу суммасы, эгерде бул кабылдоолор жаракаттан кийин 3 ай өткөндөн кийин да сакталса, ал эми “д” жана “е” пунктчаларында каралгандар – жаракаттан кийин 6 ай өткөндөн кийин сакталса төлөнөт. Көрсөтүлгөн жаракаттын кабылдоолору дарылоо-алдын алуу мекемесинин маалымкаты менен тастыкталган учурда гана таанылат. Бул мөөнөттөргө чейин камсыздандыруу суммасы 43-берене боюнча төлөнөт жана бул пайыз акыркы чечим кабыл алынганда кармалбайт. 2.. Эгерде бир жаракаттын натыйжасында бир пунктчада саналган кабылдоолор келип чыкса, камсыздандыруу суммасы бир жолу төлөнөт. Бирок, эгерде ар башка	5 15 25 50 100

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	пунктчаларда саналган патологиялык өзгөрүүлөр келип чыкса, камсыздандыруу суммасы алардын ар бирин эске алуу менен суммалоо жолу менен төлөнөт.	
46.	Курсак керегесинин, диафрагманын жабыркаган жеринде же операциядан кийинки тырыктын аймагында пайда болгон грыжа (чурку), эгерде операция жаракатка байланыштуу жасалса, же ушундай грыжага байланыштуу операциядан кийинки абал Эскертүүлөр: 1. 46-берене боюнча камсыздандыруу суммасы ич органдарынын жаракатына байланыштуу аныкталган камсыздандыруу суммасына кошумча төлөнөт, эгерде ал ошол жаракаттын түздөн-түз кесепети болсо. 2. Оор нерсе көтөрүүнүн натыйжасында пайда болгон ич грыжалары (киндик, ак сызык, чат жана чат-калта грыжалары) камсыздандыруу суммасын төлөө үчүн негиз болбойт.	10
47.	Жаракаттын же кокустан катуу уулануунун натыйжасында боордун жабыркашы, төмөнкүлөргө алып келген: а) операциялык кийлигишүүнү талап кылбаган боордун капсула астындагы үзүлүшү, гепатит, жаракатка түздөн-түз байланыштуу өнүккөн сары суу гепатити, гепатоз б) боор жетишсиздиги	5 10
48.	Боордун, өт баштыкчасынын жабыркашы, төмөнкүлөргө алып келген: а) боордун үзүлгөн жерлерин тигүү же өт баштыкчасын алып салуу б) боордун үзүлгөн жерлерин тигүү жана өт баштыкчасын алып салуу с) боордун бир бөлүгүн алып салуу д) боордун бир бөлүгүн жана өт баштыкчасын алып салуу	15 20 25 35
49.	Көк боордун жабыркашы, төмөнкүлөргө алып келген: а) операциялык кийлигишүүнү талап кылбаган көк боордун капсула астындагы үзүлүшү б) көк боорду алып салуу	5 30
50.	Ашказандын, уйку безинин, ичегинин, чычыркайдын жабыркашы, төмөнкүлөргө алып келген: а) уйку безинин жалган кистасынын пайда болушу б) ашказанды, ичегини, уйку безин резекциялоо с) ашказанды алып салуу Эскертүү: Бир пунктчада саналган жаракаттын кесепеттеринде камсыздандыруу суммасы бир жолу төлөнөт. Бирок эгерде ар кандай органдардын жаракаты ар башка пунктчаларда көрсөтүлгөн кабылдоолорго алып келсе, камсыздандыруу суммасы алардын ар бирин эске алуу менен суммалоо жолу менен төлөнөт.	20 30 60

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
51.	Ич органдарынын жабыркашы, ага байланыштуу төмөнкүлөр жасалган: а) лапароскопия (лапароцентез) 5 б) ич органдарынын жабыркашына шек болгондогу лапаротомия (анын ичинде лапароскопия, лапароцентез менен) 10 с) ич органдары жабыркагандагы лапаротомия (анын ичинде лапароскопия, лапароцентез менен) d) кайталанган лапаротомиялар (алардын санына карабастан) 15 Эскертүүлөр: 10 1. Эгерде ич органдарынын жаракатына байланыштуу 47-50-беренелер боюнча камсыздандыруу суммасын төлөөгө негиздер болсо, 51-берене ("d " пунктчасынан тышкары) колдонулбайт. 2. Эгерде бир жаракаттын натыйжасында ич көңдөйүнүн ар кандай органдары жабыркап, алардын бир же бир нечеси алынып салынып, ал эми башкасы (башкалары) тигилсе, камсыздандыруу суммасы тиешелүү беренелер жана 51b - беренеси боюнча бир жолу төлөнөт. 3. Бир жаракаттын натыйжасында тамак сиңирүү, заара чыгаруучу же жыныс системасынын органдары жабыркаса (алар алынып салынбастан), кошумча түрдө 55-берене боюнча камсыздандыруу суммасы (5%) төлөнөт.	
	Заара чыгаруучу жана жыныс системалары	
52.	Бөйрөктүн жабыркашы, төмөнкүлөргө алып келген: а) бөйрөктүн урунушу, операциялык кийлигишүүнү талап кылбаган бөйрөктүн капсула астындагы үзүлүшү 5 б) бөйрөктүн бир бөлүгүн алып салуу 30 с) бөйрөктү алып салуу 60	
53.	Заара чыгаруучу системанын органдарынын (бөйрөктөр, заара түтүктөрү, табарсык, заара чыгаруучу канал) жабыркашы, төмөнкүлөргө алып келген: а) цистит, уретрит 5 б) курч бөйрөк жетишсиздиги, пиелит, пиелоцистит 10 с) табарсыктын көлөмүнүн кичирейиши 15 д) гломерулонефрит, пиелонефрит, заара түтүгүнүн, заара чыгаруучу каналдын тарышы 25 е) узакка кысылуу синдрому (травматикалык токсикоз, краш-синдром, жанчылуу синдрому), өнөкөт бөйрөк жетишсиздиги 30 ф) заара түтүгүнүн, заара чыгаруучу каналдын өткөрбөстүгү, заара-жыныс фистулалары (жылаңач көзөнөктөрү) 40 Эскертүүлөр:	

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	1. Эгерде жаракаттын натыйжасында заара чыгаруучу системанын бир нече органынын функциясы бузулса, төлөнүүгө тийиш болгон камсыздандыруу суммасынын пайызы 53-берененин эң оор кесепетти эске алган бир пунктчасы боюнча аныкталат. 2. 53-берененин “a”, “c”, “d”, “e” жана “f” пунктчаларында саналган жаракаттын кесепеттерине байланыштуу камсыздандыруу суммасы, эгерде бул кабылдоолор жаракаттан кийин 3 ай өткөндөн кийин да сакталса төлөнөт. Бул мөөнөткө чейин камсыздандыруу суммасы 52 же 55a-беренеси боюнча төлөнөт жана бул пайыз акыркы чечим кабыл алынганда кармалбайт.	
54.	Заара чыгаруучу системанын органдарынын жаракатына байланыштуу жасалган операциялык кийлигишүүлөр: a) цистостомия b) органдардын жабыркашына шек болгондо c) органдар жабыркаганда d) жаракатка байланыштуу жасалган кайталанган операциялар (алардын санына карабастан) Эскертүү: Эгерде жаракатка байланыштуу бөйрөк же анын бир бөлүгү алынып салынса, камсыздандыруу суммасы 52(b,c)-беренеси боюнча төлөнөт; мында 54-берене колдонулбайт.	5 10 15 10
55.	Жыныс же заара чыгаруучу системанын органдарынын жабыркашы: a) жаракат, үзүлүү, күйүк, үшүк алуу b) төмөнкү курактагы адамды зордуктоо: 15 жашка чейин 15тен 18 жашка чейин 18 жаш жана андан улуу	5 50 30 15
56.	Жыныс системасынын жабыркашы, төмөнкүлөргө алып келген: a) бир энелик безди, жатын түтүгүн, эркектин бир энин алып салуу b) эки энелик безди, эки жатын түтүгүн, эркектин эки энин, жыныс мүчөсүнүн бир бөлүгүн алып салуу c) төмөнкү курактагы аялдардын жатынын жоготуусу: 40 жашка чейин 40тан 50 жашка чейин 50 жаш жана андан улуу d) жыныс мүчөсүн жана эки энди тең жоготуу	15 30 50 30 15 50
57.	Жатындан тышкаркы кош бойлуулук, патологиялык төрөт, төмөнкүлөргө алып келген:	15

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	а) жалгыз жатын түтүгүн, жалгыз энелик безди алып салуу б) эки жатын түтүгүн, эки энелик безди алып салуу с) төмөнкү куракта жатынды (анын кошумчалары менен кошо) жоготуу: 40 жашка чейин 40тан 50 жашка чейин 50 жаш жана андан улуу Эскертүү: Жатындан тышкаркы кош бойлуулук боюнча операция учурунда кош бойлуу түтүк менен бирге экинчи жатын түтүгү анын оорусуна байланыштуу же стерилизация максатында алынып салынса (байланса), камсыздандыруу суммасы 57а-беренеси боюнча төлөнөт.	30 50 30 15
	Жумшак ткандар	
58.	Беттин, моюндун алдыңкы-каптал бетинин, жаак астындагы аймактын, кулак калкандарынын жумшак ткандарынын жабыркашы, айыккандан кийин төмөнкүлөргө алып келген: а) аянты 0,5тен 1,0 см²ге чейинки тырыктардын пайда болушу б) аянты 1,0 см² жана андан ашык же узундугу 5 см жана андан ашык тырыктардын пайда болушу с) косметикалык олуттуу бузулуу д) косметикалык кескин бузулуу е) кебетенин бузулушу Эскертүүлөр: 1. Косметикалык жактан байкаларлык тырыктарга түсү боюнча курчап турган териден айырмаланган, ичине кирген же бетинен чыгып турган, ткандарды тарткан тырыктар кирет. Кебетенин бузулушу – бул механикалык, химиялык, термикалык жана башка зомбулук таасирлеринин натыйжасында адамдын бетинин табигый көрүнүшүнүн кескин өзгөрүшү. 2. Эгерде бет сөөктөрүнүн сыныктарынын жылышы менен сынышына байланыштуу операция (ачык репозиция) жасалып, анын натыйжасында бетте тырык пайда болсо, камсыздандыруу суммасы сыныкты жана операциядан кийинки тырыкты эске алуу менен төлөнөт, эгерде бул тырык косметиканы тигил же бул даражада бузса. 3. Эгерде беттин, моюндун алдыңкы-каптал бетинин, жаак астындагы аймактын жумшак ткандарынын жабыркашынын натыйжасында тырык же пигменттик так пайда болуп, буга байланыштуу камсыздандыруу суммасынын тиешелүү бөлүгү төлөнсө, андан кийин камсыздандырылган жак жаңы тырыктардын (пигменттик тактардын) пайда болушуна алып келген кайталанган жаракат алса, камсыздандыруу суммасы кайталанган жаракаттын кесепеттерин эске алуу менен кайрадан төлөнөт.	3 5 10 30 70
59.	Баштын чачтуу бөлүгүнүн, дененин, кол-буттун жумшак ткандарынын жабыркашы, айыккандан кийин төмөнкү аянттагы тырыктардын пайда болушуна алып келген: а) 2,0ден 5,0 см²ге чейин же узундугу 5 см жана андан ашык	

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	b) 5 см²ден дене бетинин 0,5%ына чейин c) 0,5%дан 2,0%га чейин d) 2,0%дан 4,0%га чейин e) 4%дан 6%га чейин f) 6%дан 8%ге чейин g) 8%дан 10%га чейин h) 10%дан 15%га чейин i) 15% жана андан ашык Эскертүүлөр: 1. Изилденүүчү дене бетинин 1%ы анын алаканынын жана манжаларынын бетинин аянтына барабар. Бул аянт чарчы сантиметр менен алакандын узундугун (билек муунунан III манжанын тырмак шыйбылчактарынын учуна чейин өлчөнөт) анын туурасына (II-V алакан сөөктөрүнүн баштарынын деңгээлинде өлчөнөт, I манжаны эсепке албастан) көбөйтүү жолу менен аныкталат. 2. Тырыктардын аянтын аныктоодо жабыркаган теринин кемтигин алмаштыруу үчүн тери трансплантаты алынган жерде пайда болгон тырыктарды да эске алуу керек. 3. Эгерде камсыздандыруу суммасы операциялык кийлигишүү үчүн (ачык жабыркоолордо, тарамыштарды пластикалоодо, кан тамырларды, нервдерди тигүүдө ж.б.) төлөнсө, 59-берене колдонулбайт.	3 5 10 15 20 25 30 35 40
60.	Дененин, кол-буттун жумшак ткандарынын жабыркашы, төмөнкү аянттагы пигменттик тактардын пайда болушуна алып келген: a) дене бетинин 1%ынан 2%ына чейин b) 2%ынан 10%ына чейин c) 10%ынан 15%ына чейин d) жана андан ашык Эскертүүлөр: 1. 58, 59 жана 60-беренелер боюнча камсыздандыруу суммасын төлөө жөнүндө чечим жараат беттери айыккандан кийин, бирок жаракаттан кийин 1 айдан эрте эмес мөөнөттө жүргүзүлгөн күбөлөндүрүүнүн маалыматтарын эске алуу менен кабыл алынат. 2. 59 жана 60-беренелер боюнча төлөмдөрдүн жалпы суммасы 40%дан ашпашы керек.	3 5 10 15
61.	Күйүк оорусу, күйүк шогу Эскертүү: 61-берене боюнча камсыздандыруу суммасы күйүккө байланыштуу төлөнүүчү камсыздандыруу суммасына кошумча төлөнөт.	10

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
62.	Жумшак ткандардын жабыркашы: а) алынбаган бөтөн нерселер б) булчуң грыжасы (чүркусу), посттравматикалык периостит, аянты 2 см²ден кем эмес тарабаган гематома, булчуңдардын үзүлүшү с) тарамыштардын үзүлүшү (кол манжаларынан тышкары), таяныч-кыймыл аппаратынын башка бөлүгүнөн аутотрансплантат алуу Эскертүүлөр: 1. Тарабаган гематомага, булчуң грыжасына же посттравматикалык периоститке байланыштуу камсыздандыруу суммасы, эгерде жаракаттын бул кабылдоолору жаракат алган күндөн тартып 1 ай өткөндөн кийин да сакталса төлөнөт. 2. 62-берене боюнча камсыздандыруу суммасын (бир жолку жөлөкпүлдү) төлөө жөнүндө чечим жаракаттан кийин 1 айдан эрте эмес мөөнөттө жүргүзүлгөн күбөлөндүрүүнүн маалыматтарын эске алуу менен кабыл алынат.	3 3 5
	Омуртка	
63.	Омурткалардын денелеринин, жааларынын жана муун урчуктарынын сынышы, сынып-чыгышы же чыгышы (куймулчактан жана чычаңдан тышкары): а) бир-эки б) үч-беш с) алты жана андан ашык	20 30 40
64.	Омуртка аралык байламталардын үзүлүшү (дарылануу мөөнөтү 14 күндөн кем эмес болсо), омурткалардын жарым-жартылай чыгышы (чычаңдан тышкары) Эскертүү: Омуртканын жарым-жартылай чыгуусу кайталанганда камсыздандыруу суммасы төлөнбөйт.	5
65.	Ар бир туурасынан кеткен же кыр урчугунун сынышы	3
66.	Куймулчактын сынышы	10
67.	Чычаңдын жабыркашы: а) чычаң омурткаларынын жарым-жартылай чыгышы б) чычаң омурткаларынын чыгышы с) чычаң омурткаларынын сынышы Эскертүүлөр: 1. Эгерде омуртканын (анын ичинде куймулчактын жана чычаңдын) жаракатына байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса, кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 10%ы бир жолу төлөнөт.	3 5 10

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	2. Эгерде омурткалардын сынышы же чыгышы жүлүндүн жабыркашы менен коштолсо, камсыздандыруу суммасы эки жабыркоону тең эске алуу менен суммалоо жолу менен төлөнөт. 3. Эгерде бир жаракаттын натыйжасында омуртканын денеси сынып, байламталар жабыркап, туурасынан кеткен же кыр үрчүктары сынса, камсыздандыруу суммасы эң оор жабыркоону караган берене боюнча бир жолу төлөнөт.	
	Кол-аяктар	
	Далы, акырек	
68.	Далынын, акыректин сынышы, акромиалдык-акырек, төш-акырек тутумдарынын толук же жарым-жартылай үзүлүшү: а) бир сөөктүн сынышы, чыгышы, бир тутумдун үзүлүшү б) эки сөөктүн сынышы, бир сөөктүн кош сынышы, эки тутумдун үзүлүшү же бир сөөктүн сынышы, чыгышы жана бир тутумдун үзүлүшү, акыректин сынып-чыгышы в) эки тутумдун үзүлүшү жана бир сөөктүн сынышы, эки сөөктүн сынышы жана бир тутумдун үзүлүшү г) бүтпөгөн сынык (жалган муун) Эскертүүлөр: 1. Эгерде 68-беренеден саналган жабыркоолорго байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса, кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 5%ы бир жолу төлөнөт. 2. Эгерде ачык сыныкка байланыштуу операциялык кийлигишүү жасалбаса, 59-берене боюнча камсыздандыруу суммасын төлөө жөнүндө чечим жараат айыккандан кийин жүргүзүлгөн күбөлөндүрүүнүн жыйынтыктары боюнча кабыл алынат. 3. Бүтпөгөн сыныкка (жалган муунга) байланыштуу камсыздандыруу суммасы, эгерде жаракаттын бул кабылдоосу дарылоо-профилактика мекемесинде жаракаттан кийин 6 ай өткөндөн кийин аныкталып жана ошол мекеменин маалымкаты менен тастыкталса төлөнөт. Бул төлөм кошумча болуп саналат.	5 10 15 15
	Ийин мууну	
69.	Ийин муунунун аймагынын жабыркашы (далынын муун оюкчасы, каруу сөөгүнүн башы, анатомиялык, хирургиялык мойну, дөңчөлөрү, муун баштыкчасы): а) тарамыштардын, муун капсуласынын үзүлүшү, сөөк сыныктарынын, анын ичинде чоң дөңчөнүн үзүлүп кетиши, далынын муун оюкчасынын сынышы, ийиндин чыгышы б) эки сөөктүн сынышы, далынын сынышы жана ийиндин чыгышы в) каруунун сынышы (башы, анатомиялык, хирургиялык мойну), ийиндин сынып-чыгышы	5 10 15
70.	Төмөнкүлөргө алып келген ийин курчоосунун жабыркашы: а) ийиндин көнүмүш (адаттагы) чыгуусу	15

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	b) муундагы кыймылдын жоктугу (анкилоз) c) аны түзгөн сөөктөрдүн муун беттеринин резекциясынын натыйжасындагы “шалпайган” ийин мууну Эскертүүлөр: 1. 70-берене боюнча камсыздандыруу суммасы ийин муунунун аймагынын жабыркашына байланыштуу төлөнгөн камсыздандыруу суммасына кошумча төлөнөт, эгерде бул беренедө саналган кабылдоолор дарылоо-алдын алуу мекемеси тарабынан жаракаттан кийин 6 ай өткөндөн кийин аныкталып жана ошол мекеменин маалымкаты менен тастыкталса. 2. Эгерде ийин муунунун жаракатына байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса, кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 10%ы төлөнөт. 3. Ийиндин көнүмүш чыгуусунда камсыздандыруу суммасы, эгерде ал камсыздандыруу келишиминин колдонуу мезгилинде болгон алгачкы чыгуудан кийин 3 жылдын ичинде келип чыкса төлөнөт. Ийиндин көнүмүш чыгуусунун диагнозу аны ордуна салган дарылоо мекемеси тарабынан тастыкталууга тийиш. Ийиндин көнүмүш чыгуусу кайталанганда камсыздандыруу суммасы төлөнбөйт.	20 40
	Ийин	
71.	Ийин сөөгүнүн сынышы: a) каалаган деңгээлде (жогорку, ортоңку, төмөнкү үчтөн бир бөлүгү) b) кош сынык	15 20
72.	Бүтпөгөн сыныктын (жалган муундун) пайда болушуна алып келген каруу сөөгүнүн сынышы Эскертүүлөр: 1. 72-берене боюнча камсыздандыруу суммасы каруунун жаракатына байланыштуу төлөнгөн камсыздандыруу суммасына кошумча төлөнөт, эгерде көрсөтүлгөн кабылдоолор дарылоо-профилактика мекемесинде жаракаттан кийин 9 ай өткөндөн кийин аныкталса. 2. Эгерде каруу аймагынын жаракатына байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса (алгачкы хирургиялык тазалоодон жана бөтөн нерселерди алып салуудан тышкары), кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 10%ы төлөнөт.	45
73.	Жогорку колдун травматикалык ампутациясы же ампутацияга алып келген оор жабыркоо: a) далы, акырек же алардын бир бөлүгү менен кошо b) каруунун каалаган деңгээлинде c) жалгыз колдун каруу деңгээлинде Эскертүү: Эгерде камсыздандыруу суммасы 73-берене боюнча төлөнсө, операциялык кийлигишүүлөр, операциядан кийинки тырыктар үчүн кошумча төлөм жүргүзүлбөйт.	80 75 100
	Чыканак мууну	

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
74.	Чыканак муунунун аймагынын жабыркашы: а) гемартроз, кырк муундун пронациялык жарым-жартылай чыгуусу б) сөөк сыныктарынын, анын ичинде ийин сөөгүнүн үрчүк үстүлөрүнүн үзүлүп кетиши, каруу же чыканак сөөгүнүн сынышы, сөөктүн чыгышы с) ийин жана чыканак сөөгүнүн сынышы, кырк муундун чыгышы d) каруу сөөгүнүн сынышы е) ийин сөөгүнүн каруу жана чыканак сөөктөрү менен кошо сынышы Эскертүү: Эгерде бир жаракаттын натыйжасында 74-беренедө саналган ар кандай жабыркоолор келип чыкса, камсыздандыруу суммасын төлөө эң оор жабыркоону эске алган пункткага ылайык жүргүзүлөт.	3 5 10 15 20
75.	Төмөнкүлөргө алып келген чыканак муунунун аймагынын жабыркашы: а) муундагы кыймылдын жоктугу (анкилоз) б) “шалпайган” чыканак мууну (аны түзгөн сөөктөрдүн муун беттеринин резекциясынын натыйжасында) Эскертүүлөр: 1. 75-берене боюнча камсыздандыруу суммасы чыканак муунунун аймагынын жабыркашына байланыштуу төлөнгөн камсыздандыруу суммасына кошумча төлөнөт, эгерде бул муундагы кыймылдын бузулушу дарылоо-алдын алуу мекемеси тарабынан жаракаттан кийин 6 ай өткөндөн кийин аныкталып жана ошол мекеменин маалымкаты менен тастыкталса. 2. Эгерде чыканак муунунун аймагынын жаракатына байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса (алгачкы хирургиялык тазалоодон жана бөтөн нерселерди алып салуудан тышкары), кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 10%ы бир жолу төлөнөт.	20 30
	Билек	
76.	Кар жилик муундардын аймагынан тышкары каалаган деңгээлде сынышы (жогорку, ортоңку, төмөнкү үчтөн бир бөлүгү): а) бир сөөктүн сынышы, чыгышы б) эки сөөктүн сынышы, бир сөөктүн кош сынышы	5 10
77.	Кар жиликтин бүтпөгөн сыныгы (жалган мууну): а) бир сөөктүн б) эки сөөктүн Эскертүү: 77-берене боюнча камсыздандыруу суммасы билек жаракатына байланыштуу төлөнгөн камсыздандыруу суммасына кошумча төлөнөт, эгерде жаракаттын бул кабылдоосу дарылоо-профилактика мекемесинде жаракаттан кийин 9 ай өткөндөн кийин аныкталып жана ошол мекеменин маалымкаты менен тастыкталса.	15 30

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
78.	Травматикалык ампутация же оор жабыркоо, төмөнкүлөргө алып келген: а) билектин каалаган деңгээлинде ампутациясына б) чыканак муунунан экзартикуляциясына с) жалгыз колдун билек деңгээлинде ампутациясына Эскертүүлөр: 1. Эгерде билек аймагынын жаракатына байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса (алгачкы хирургиялык тазалоодон жана бөтөн нерселерди алып салуудан тышкары), кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 10%ы бир жолу төлөнөт. 2. Эгерде камсыздандыруу суммасы 78-берене боюнча төлөнсө, операциялык кийлигишүүлөр, операциядан кийинки тырыктар үчүн кошумча төлөм жүргүзүлбөйт.	65 70 100
	Билек мууну	
79.	Билек муунунун аймагынын жабыркашы: а) билектин бир сөөгүнүн сынышы, шибеге сымал урчуктун (урчуктардын) үзүлүп кетиши, сөөк сыныгынын (сыныктарынын) үзүлүп кетиши, чыканак сөөгүнүн башынын чыгышы б) билектин эки сөөгүнүн сынышы с) кол чеңгелинин перилунардык чыгуусу	5 10 15
80.	Бул муундагы кыймылдын жоктугуна (анкилозго) алып келген билек муунунун аймагынын жабыркашы Эскертүүлөр: 1. 80-берене боюнча камсыздандыруу суммасы билек муунунун аймагынын жабыркашына байланыштуу төлөнгөн камсыздандыруу суммасына кошумча төлөнөт, эгерде муундагы кыймылдын жоктугу дарылоо-алдын алуу мекемеси тарабынан жаракаттан кийин 6 ай өткөндөн кийин аныкталып жана ошол мекеменин маалымкаты менен тастыкталса. 2. Эгерде билек муунунун аймагынын жаракатына байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса, кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 5%ы төлөнөт.	15
	Кол чеңгели	
81.	Бир кол чеңгелинин билек сөөктөрүнүн, алакан сөөктөрүнүн сынышы же чыгышы: а) бир сөөктүн (кайык сымал сөөктөн тышкары) б) эки жана андан ашык сөөктүн (кайык сымал сөөктөн тышкары) с) кайык сымал сөөктүн д) кол чеңгелинин чыгышы, сынып-чыгышы	5 10 10 15

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	Эскертүүлөр: 1. Эгерде кол чеңгелинин жаракатына байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса (алгачкы хирургиялык тазалоодон жана бөтөн нерселерди алып салуудан тышкары), кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 5%ы бир жолу төлөнөт. 2. Бир жаракаттын натыйжасында билек сөөктөрүнүн (алакан сөөктөрүнүн) жана кайык сымал сөөктүн сынышында (чыгышында) камсыздандыруу суммасы ар бир жабыркоону эске алуу менен суммалоо жолу менен төлөнөт.	
82.	Төмөнкүлөргө алып келген кол чеңгелинин жабыркашы: а) бир же бир нече сөөктүн бүтпөгөн сыныгы (жалган мууну) (сөөк сыныктарынын үзүлүп кетишинен тышкары) б) бардык манжаларды жоготуу, алакан сөөктөрүнүн, билек сөөктөрүнүн же билек муунунун деңгээлинде ампутация с) жалгыз кол чеңгелинин ампутациясы Эскертүү: Билек сөөктөрүнүн же алакан сөөктөрүнүн бүтпөгөн сыныгына (жалган муунуна) байланыштуу камсыздандыруу суммасы 82а-беренеси боюнча кошумча төлөнөт, эгерде жаракаттын бул кабылдоосу дарылоо-профилактика мекемесинде жаракаттан кийин 6 ай өткөндөн кийин аныкталып жана ошол мекеменин маалымкаты менен тастыкталса.	10 65 100
	Кол манжалары	
	Биринчи манжа	
83.	Төмөнкүлөргө алып келген манжанын жабыркашы: а) тырмак пластинкасынын сыйрылышы б) манжаны жазуучу тарамыштын (тарамыштардын) жабыркашы с) шыйбылчактын (шыйбылчактардын), чыгышы, олуттуу тырыктуу деформациясы, манжаны бүгүүчү тарамыштын (тарамыштардын) жабыркашы, тарамыштык, муундук, сөөктүк панариций Эскертүүлөр: 1. Тырмак жанындагы урчуктун ириңдүү сезгениши (паронихия) камсыздандыруу суммасын төлөө үчүн негиз болбойт. 2. Эгерде тарамыштардын жабыркашына, муунактын (муунактардын) сынышына же чыгышына, сөөктүк, муундук, тарамыштык панарицийге байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса, кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 5%ы бир жолу төлөнөт.	3 3 5
84.	Төмөнкүлөргө алып келген манжанын жабыркашы: а) бир муундагы кыймылдын жоктугу б) эки муундагы кыймылдын жоктугу	10 15

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	Эскертүү: Баш бармактын функциясынын бузулушуна байланыштуу камсыздандыруу суммасы анын жаракатына байланыштуу төлөнгөн камсыздандыруу суммасына кошумча төлөнөт, эгерде манжанын муунундагы (муундарындагы) кыймылдын жоктугу дарылоо-алдын алуу мекемеси тарабынан жаракаттан кийин 6 ай өткөндөн кийин аныкталып жана ошол мекеменин маалымкаты менен тастыкталса.	
85.	Төмөнкүлөргө алып келген манжанын жабыркашы: a) ошол эле шыйбылчактын деңгээлинде реампутация (кайаланган ампутация) b) тырмак шыйбылчактын деңгээлинде ампутация c) шыйбылчак аралык муундун деңгээлинде ампутация (тырмак шыйбылчактын жоготуу) d) негизги шыйбылчактын, алакан-шыйбылчак муунунун деңгээлинде ампутация (манжаны жоготуу) e) манжанын алакан сөөгү же анын бир бөлүгү менен кошо ампутациясы Эскертүү: Эгерде камсыздандыруу суммасы 85-берене боюнча төлөнсө, операциялык кийлигишүүлөр, операциядан кийинки тырыктар үчүн кошумча төлөм жүргүзүлбөйт.	5 10 15 20 25
	Экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи манжалар	
86.	Төмөнкүлөргө алып келген бир манжанын жабыркашы: a) тырмак пластинкасынын сыйрылышы b) манжаны жазуучу тарамыштын (тарамыштардын) жабыркашы c) шыйбылчактын (шыйбылчактардын) сынышы, чыгышы, олуттуу тырыктуу деформациясы, манжаны бүгүүчү тарамыштын (тарамыштардын) жабыркашы, тарамыштык, муундук, сөөктүк панариций Эскертүүлөр: 1. Тырмак жанындагы урчуктун ириңдүү сезгениши (паронихия) камсыздандыруу суммасын төлөө үчүн негиз болбойт. 2. Эгерде тарамыштардын жабыркашына, муунактын (муунактардын) сынышына же чыгышына, сөөктүк, муундук, тарамыштык панарицийге байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса, кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 5%ы бир жолу төлөнөт.	3 3 5
87.	Төмөнкүлөргө алып келген манжанын жабыркашы: a) бир муундагы кыймылдын жоктугу b) манжанын эки же үч муунундагы кыймылдын жоктугу	5 10

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	Эскертүү: Манжанын функциясынын бузулушуна байланыштуу камсыздандыруу суммасы анын жаракатына байланыштуу төлөнгөн камсыздандыруу суммасына кошумча төлөнөт, эгерде манжанын муунундагы (муундарындагы) кыймылдын жоктугу дарылоо-алдын алуу мекемеси тарабынан жаракаттан кийин 6 ай өткөндөн кийин аныкталып жана ошол мекеменин маалымкаты менен тастыкталса.	
88.	Төмөнкүлөргө алып келген манжанын жабыркашы: а) ошол эле шыйбылчактын деңгээлинде реампутация (кайаланган ампутация) б) тырмак шыйбылчактын деңгээлинде ампутация, шыйбылчакты жоготуу с) ортоңку шыйбылчактын деңгээлинде ампутация, эки шыйбылчакты жоготуу д) негизги шыйбылчактын деңгээлинде ампутация, манжаны жоготуу е) манжаны алакан сөөгү же анын бир бөлүгү менен кошо жоготуу Эскертүүлөр: 1. Эгерде камсыздандыруу суммасы 88-берене боюнча төлөнсө, операциялык кийлигишүүлөр, операциядан кийинки тырыктар үчүн кошумча төлөм жүргүзүлбөйт. 2. Бир камсыздандыруу келишиминин колдонуу мезгилинде колдун бир нече манжасы жабыркаса, камсыздандыруу суммасы ар бир жабыркоону эске алуу менен суммалоо жолу менен төлөнөт. Бирок анын өлчөмү бир кол чеңгели үчүн 65%дан жана эки кол чеңгели үчүн 100%дан ашпашы керек.	3 5 10 15 20
	Жамбаш	
89.	Жамбаштын жабыркашы: а) бир сөөктүн сынышы б) эки сөөктүн сынышы же бир тутумдун үзүлүшү, бир сөөктүн кош сынышы с) үч жана андан ашык сөөктүн сынышы, эки же үч тутумдун үзүлүшү Эскертүүлөр: 1. Эгерде жамбаш сөөктөрүнүн сынышына же тутумдарынын үзүлүшүнө байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса, кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 10%ы бир жолу төлөнөт. 2. Төрөт учурунда кааса, куймулчак-жамбаш тутумунун (тутумдарынын) үзүлүшү 89-берене (b же c) боюнча жалпы негиздерде камсыздандыруу суммасын төлөө үчүн негиз болот.	5 10 15
90.	Төмөнкүлөргө алып келген жамбаштын жабыркашы: а) бир жамбаш-сан муунундагы кыймылдын жоктугу б) эки жамбаш-сан муунундагы кыймылдын жоктугу Эскертүү: Жамбаш-сан муунунун (муундарынын) функциясынын бузулушуна байланыштуу камсыздандыруу суммасы 90-берене боюнча жамбаштын жаракатына байланыштуу төлөнгөн камсыздандыруу суммасына кошумча төлөнөт, эгерде муундагы кыймылдын жоктугу дарылоо-алдын алуу мекемеси тарабынан жаракаттан кийин 6 ай өткөндөн кийин аныкталып жана ошол мекеменин маалымкаты менен тастыкталса.	20 40

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	Төмөнкү аяктар (бүт)	
	Жамбаш-сан мууну	
91.	Жамбаш-сан муунунун жабыркашы: a) сөөк сыныгынын (сыныктарынын) үзүлүп кетиши b) үрчүктүн (үрчүктардын) обочолонгон үзүлүп кетиши c) сандын чыгышы d) сан сөөгүнүн башынын, мойнунун, проксималдык метафизинин сынышы Эскертүүлөр: 1. Эгерде бир жаракаттын натыйжасында жамбаш-сан муунунун ар кандай жабыркоолору келип чыкса, камсыздандыруу суммасы эң оор жабыркоону караган бир пунктчага ылайык төлөнөт. 2. Эгерде жамбаш-сан муунунун жаракатына байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса, кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 10%ы бир жолу төлөнөт.	5 10 15 25
92.	Төмөнкүлөргө алып келген жамбаш-сан муунунун жабыркашы: a) кыймылдын жоктугу (анкилоз) b) сан сөөгүнүн мойнунун бүтпөгөн сыныгы (жалган мууну) c) эндопротездөө d) сан сөөгүнүн башынын резекциясынын натыйжасындагы “шалпайган” муун Эскертүүлөр: 1. 92-беренедө саналган кабылдоолорго байланыштуу камсыздандыруу суммасы муундун жаракатына байланыштуу төлөнгөн камсыздандыруу суммасына кошумча төлөнөт. 2. 92b-беренеси боюнча камсыздандыруу суммасы, эгерде жаракаттын бул кабылдоосу дарылоо-профилактика мекемесинде жаракаттан кийин 9 ай өткөндөн кийин аныкталып жана ошол мекеменин маалымкаты менен тастыкталса төлөнөт.	20 30 40 45
	Сан	
93.	Сан сөөгүнүн сынышы: a) муундардын аймагынан тышкары каалаган деңгээлде (жогорку, ортоңку, төмөнкү үчтөн бир бөлүгү) b) сан сөөгүнүн кош сыныгы	25 30
94.	Бүтпөгөн сыныктын (жалган муундун) пайда болушуна алып келген сан сөөгүнүн сынышы Эскертүүлөр: 1. Эгерде сан аймагынын жаракатына байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса (алгачкы хирургиялык тазалоодон жана бөтөн нерселерди	30

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	алып салуудан тышкары), кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 10%ы бир жолу төлөнөт. 2. 94-берене боюнча камсыздандыруу суммасы сан сөөгүнүн сынышына байланыштуу төлөнгөн камсыздандыруу суммасына кошумча төлөнөт, эгерде мындай кабылдоо дарылоо-профилактика мекемесинде жаракаттан кийин 9 ай өткөндөн кийин аныкталып жана ошол мекеменин маалымкаты менен тастыкталса.	
95.	Травматикалык ампутация же сандын каалаган деңгээлинде буттун ампутациясына алып келген оор жабыркоо: а) бир буттун б) жалгыз буттун Эскертүү: Эгерде камсыздандыруу суммасы 95-берене боюнча төлөнсө, операциялык кийлигишүүлөр, операциядан кийинки тырыктар үчүн кошумча төлөм жүргүзүлбөйт.	70 100
	Тизе мууну	
96.	Тизе муунунун аймагынын жабыркашы: а) гемартроз б) сөөк сыныгынын (сыныктарынын) үзүлүп кетиши, үрчүк үстүнүн (үрчүк үстүлөрүнүн) сынышы, кичине жилик сөөгүнүн башынын сынышы, менисктин жабыркашы с) сынык: тизе капкагынын, муун аралык дөңчөнүн, муун үрчүктарынын, чоң жилик сөөгүнүн проксималдык метафизинин д) чоң жилик сөөгүнүн проксималдык метафизинин кичине жилик сөөгүнүн башы менен кошо сынышы е) сан сөөгүнүн муун үрчүктарынын сынышы, шыйрактын чыгышы ф) сан сөөгүнүн дисталдык метафизинин сынышы г) сан сөөгүнүн дисталдык метафизинин, муун үрчүктарынын бир же эки жилик сөөгүнүн тең проксималдык бөлүктөрү менен кошо сынышы Эскертүүлөр: Тизе муунунун ар кандай жабыркоолору айкалышканда, камсыздандыруу суммасы 96-берененин эң оор жабыркоону караган бир пунктчасына ылайык бир жолу төлөнөт. Эгерде тизе муунунун аймагынын жаракатына байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса (алгачкы хирургиялык тазалоодон жана бөтөн нерселерди алып салуудан тышкары), кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 10%ы бир жолу төлөнөт.	3 5 10 15 20 25 30
97.	Төмөнкүлөргө алып келген тизе муунунун аймагынын жабыркашы: а) муундагы кыймылдын жоктугу б) аны түзгөн сөөктөрдүн муун беттеринин резекциясынын натыйжасындагы “шалпайган” тизе мууну	20 30

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	с) эндопротездөө Эскертүү: 97-берене боюнча камсыздандыруу суммасы бул муундун жаракатына байланыштуу төлөнгөн камсыздандыруу суммасына кошумча төлөнөт.	40
	Шыйрак	
98.	Шыйрак сөөктөрүнүн сынышы (муундардын аймагынан тышкары): а) балдак сөөгүнүн, сөөк сыныктарынын үзүлүп кетиши б) жото жилик сөөгүнүн, балдак сөөгүнүн кош сыныгы с) эки сөөктүн тең, жото жилик сөөгүнүн кош сыныгы Эскертүүлөр: 1. 98-берене боюнча камсыздандыруу суммасы төмөнкү учурларда аныкталат: - Балдак сөөгүнүн жогорку жана ортоңку үчтөн бир бөлүгүндөгү сыныктарда; - жото жилик сөөгүнүн диафизинин каалаган деңгээлдеги сыныктарында; - жото жилик сөөгүнүн диафиз аймагындагы (жогорку, ортоңку, төмөнкү үчтөн бир бөлүгү) сыныктарында жана балдак сөөгүнүн жогорку же ортоңку үчтөн бир бөлүгүндөгү сыныктарында. 2. Эгерде жаракаттын натыйжасында тизе же кызыл ашык муунунда жото жилик сөөгүнүн муун ичиндеги сыныгы жана балдак сөөгүнүн диафиз деңгээлиндеги сыныгы келип чыкса, камсыздандыруу суммасы 96 жана 98-беренелер же 101 жана 98-беренелер боюнча суммалоо жолу менен төлөнөт.	5 10 15
99.	Бүтпөгөн сыныкка, жалган муунга алып келген шыйрак сөөктөрүнүн сынышы (сөөк сыныктарынан тышкары): а) балдак сөөгүнүн б) жото жилик сөөгүнүн с) эки сөөктүн тең Эскертүүлөр: 1. 99-берене боюнча камсыздандыруу суммасы шыйрак сөөктөрүнүн сынышына байланыштуу төлөнгөн камсыздандыруу суммасына кошумча төлөнөт, эгерде мындай кабылдоолор дарылоо-профилактика мекемесинде жаракаттан кийин 9 ай өткөндөн кийин аныкталып жана ошол мекеменин маалымкаты менен тастыкталса. 2. Эгерде шыйрактын жаракатына байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса (алгачкы хирургиялык тазалоодон жана бөтөн нерселерди алып салуудан тышкары), кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 10%ы бир жолу төлөнөт.	5 15 20
100.	Травматикалык ампутация же оор жабыркоо, төмөнкүлөргө алып келген: а) шыйрактын каалаган деңгээлинде ампутациясына б) тизе муунунан экзартикуляциясына с) жалгыз буттун шыйрактын каалаган деңгээлинде ампутациясына	60 70 100

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	Эскертүү: Эгерде камсыздандыруу суммасы шыйрактын ампутациясына байланыштуу төлөнсө, операциялык кийлигишүү, операциядан кийинки тырыктар үчүн кошумча төлөм жүргүзүлбөйт.	
	Кызыл ашык мууну	
101.	Кызыл ашык муунунун аймагынын жабыркашы: а) бир кызыл ашык томугунун сынышы, жилик аралык синдесмоздун обочолонгон үзүлүшү б) эки кызыл ашык томугунун сынышы же бир кызыл ашык томугунун жото жилик сөөгүнүн кыры менен кошо сынышы в) эки кызыл ашык томугунун тең жото жилик сөөгүнүн кыры менен кошо сынышы Эскертүүлөр: 1. Кызыл ашык муунунун сөөктөрүнүн жилик аралык синдесмоздун үзүлүшү, тамандын жарым-жартылай чыгышы (чыгышы) менен коштолгон сыныктарында кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 5%ы бир жолу төлөнөт. 2. Эгерде кызыл ашык муунунун аймагынын жаракатына байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса (алгачкы хирургиялык тазалоодон жана бетөн нерселерди алып салуудан тышкары), кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 10%ы бир жолу төлөнөт.	5 10 15
102.	Төмөнкүлөргө алып келген кызыл ашык муунунун аймагынын жабыркашы: а) кызыл ашык муунундагы кыймылдын жоктугу б) “шалпайган” кызыл ашык мууну (аны түзгөн сөөктөрдүн муун беттеринин резекциясынын натыйжасында) в) кызыл ашык муунунан экзартикуляция Эскертүү: Эгерде кызыл ашык муунунун жаракатынын натыйжасында 102-беренедө саналган кабылдоолор келип чыкса, камсыздандыруу суммасы эң оор кесепетти эске алган бир пунктча боюнча төлөнөт.	20 40 50
103.	Ахиллес тарамышынын жабыркашы: а) консервативдик дарылоодо б) оперативдик дарылоодо	5 15
	Таман	
104.	Тамандын жабыркашы: а) бир сөөктүн сынышы, чыгышы (согончок жана чүкө сөөгүнөн тышкары) б) эки сөөктүн сынышы, чыгышы, чүкө сөөгүнүн сынышы	5 10

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	с) үч жана андан ашык сөөктүн сынышы, чыгышы, согончок сөөгүнүн сынышы, тамандын чүкө астындагы чыгышы, тамандын туурасынан кеткен муунундагы (Шопар) же бут кетмени-таман сөөк муунундагы (Лисфранк) чыгышы Эскертүүлөр: 1. Эгерде таман сөөктөрүнүн сынышына же чыгышына же байламталарынын үзүлүшүнө байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса, кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 5%ы бир жолу төлөнөт. 2. Ар кандай жаракаттардын натыйжасында келип чыккан таман сөөктөрүнүн сыныктарында же чыгууларында камсыздандыруу суммасы ар бир жаракаттын фактысын эске алуу менен төлөнөт. Повреждения стопы:	15
105.	Төмөнкүлөргө алып келген тамандын жабыркашы: а) бир-эки сөөктүн бүтпөгөн сыныгы (жалган мууну) (согончок жана чүкө сөөктөрүнөн тышкары) б) үч жана андан ашык сөөктүн, ошондой эле чүкө же согончок сөөгүнүн бүтпөгөн сыныгы (жалган мууну) с) чүкө астындагы муундун, бут кетменинин туурасынан кеткен муунунун (Шопар) же бут кетмени-таман сөөк муунунун (Лисфранк) артродези ампутация, төмөнкү деңгээлде: д) бейбелчек-муунак муундарынын (тамандын бардык манжаларынын жоктугу) е) бейбелчек сөөктөрүнүн же бут кетменинин ф) чүкө, согончок сөөктөрүнүн (таманды жоготуу) Эскертүүлөр: 1. 105-беренедө (а, б, с) каралган таман жаракатынын кабылдоолоруна байланыштуу камсыздандыруу суммасы тамандын жаракатына байланыштуу төлөнгөн камсыздандыруу суммасына кошумча төлөнөт, эгерде алар дарылоо-алдын алуу мекемеси тарабынан жаракаттан кийин 6 ай өткөндөн кийин аныкталып жана ошол мекеменин маалымкаты менен тастыкталса, ал эми “d”, “e”, “f” пунктчалары боюнча – жаракат алган күндөн өткөн мөөнөткө карабастан. 2. Эгерде камсыздандыруу суммасы тамандын ампутациясына байланыштуу төлөнсө, операциялык кийлигишүүлөр, операциядан кийинки тырыктар үчүн кошумча төлөм жүргүзүлбөйт.	5 15 20 30 40 50
	Бут манжалары	
106.	Бейбелчектин (бейбелчектердин) сынышы, чыгышы, тарамыштын (тарамыштардын) жабыркашы: а) бир манжанын	3 5

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	б) эки-үч манжанын с) төрт-беш манжанын Эскертүү: Эгерде манжанын сынышына, чыгышына же тарамыштарынын жабыркашына байланыштуу операциялык кийлигишүүлөр жасалса, кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 3%ы бир жолу төлөнөт.	10
107.	Травматикалык ампутация же таман манжаларынын ампутацияга алып келген жабыркашы: биринчи манжанын: а) тырмак шыйбылчактарынын же шыйбылчак аралык муундун деңгээлинде б) негизги бейбелчек же шыйбылчак-бейбелчек муунунун деңгээлинде экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи манжалардын: с) бир-эки манжанын тырмак же ортоңку шыйбылчактарынын деңгээлинде d) бир-эки манжанын негизги шыйбылчактарынын же шыйбылчак-бейбелчек муундарынын деңгээлинде е) үч-төрт манжанын тырмак же ортоңку бейбелчек деңгээлинде f) үч-төрт манжанын негизги бейбелчектеринин же шыйбылчак-бейбелчек муундарынын деңгээлинде Эскертүүлөр: 1. Эгерде камсыздандыруу суммасы 107-берене боюнча төлөнсө, операциялык кийлигишүүлөр, операциядан кийинки тырыктар үчүн кошумча төлөм жүргүзүлбөйт. 2. Эгерде жаракатка байланыштуу манжа таман сөөгү же анын бир бөлүгү менен кошо ампутацияланса, кошумча түрдө камсыздандыруу суммасынын 5%ы бир жолу төлөнөт.	5 10 5 10 15 20
108.	Төмөнкүлөргө алып келген жабыркоо: а) лигатуралык тешик жаралардын пайда болушу б) лимфостаз, тромбофлебит, трофиканын бузулушу с) остеомиелит, анын ичинде гематогендик остеомиелит Эскертүүлөр: 1. 108-берене таяныч-кыймыл аппаратынын жаракатынын (ири перифериялык кан тамырлардын жана нервдердин жабыркашынан тышкары) кесепетинен келип чыккан тромбофлебиттерде, лимфостада жана трофиканын бузулушунда колдонулат. 2. Бут манжаларынын ириңдүү сезгенүүлөрү камсыздандыруу суммасын төлөө үчүн негиз болбойт.	3 5 10

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
109.	Жаракатка байланыштуу өнүккөн травматикалык шок, геморрагиялык, сезимталдык шок Эскертүү: 109-берене боюнча камсыздандыруу суммасын төлөө жаракатка байланыштуу жүргүзүлгөн төлөмдөргө кошумча жүргүзүлөт.	5
110.	Кокустан катуу уулануу, асфиксия (дем кыстыгуу), кене же эмдөөдөн кийинки энцефалит (энцефаломиелит), электр агынына (атмосфералык электрге) урунуу, жыландардын, уулуу курт-кумурскалардын чагуусу, селейме, ботулизм (көрсөтүлгөн окуялардын натыйжасында конкреттүү органдардын жабыркашы жөнүндө маалыматтар жок болгондо) стационардык дарылоодо: а) 6 - 10 күн б) 11 - 20 күн с) 20 күндөн ашык Эскертүү: Эгерде №195 формасындагы маалымкатта 110-беренедө саналган окуялар кандайдыр бир органдардын жабыркашына алып келгени көрсөтүлсө, камсыздандыруу суммасы тиешелүү беренелер боюнча төлөнөт. Мында 110-берене колдонулбайт.	5 10 15
111.	Эгерде камсыздандырылган жак менен камсыздандыруу келишиминин колдонуу мезгилинде болгон кандайдыр бир камсыздандыруу окуясы ушул “Таблицада” каралбаса, бирок жалпысынан 10 күндөн кем эмес стационардык жана (же) амбулатордук үзгүлтүксүз дарылоону талап кылса, анда бир жолку жөлөкпүл төмөнкү өлчөмдө төлөнөт: а) 10 күндөн 15 күнгө чейин (кошо алганда) үзгүлтүксүз дарылоодо б) 15 күндөн ашык үзгүлтүксүз дарылоодо	2 3
	Ок атуучу куралдан алган жаракаттар	
112.	Жаныма жалгыз жаракаттар (ок же сынык), жараат бети: а) 8-10 кв. см. б) 10 кв. см. ашык с) беттин Көптөгөн жаракаттарда ар бир кийинки жараат + 5%, бирок 25%дан ашпаган	10 15 17
113.	Сөөктөрдү, кан тамырларды, ички органдарды жабыркатпаган тешип өткөн жаракаттар: а) 1 жаракат б) көптөгөн жаракаттарда ар бир кийинки жараат +10%, бирок 30%дан ашпаган	20

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
114.	Сөөктөрдү, кан тамырларды, ички органдарды жабыркатпаган түюк жаракат: а) 1 жаракат б) көптөгөн жаракаттарда ар бир кийинки жараат +10%, бирок 40%дан ашпаган	25
115.	Инфекцияланган жаракаттарда (112-114-п.п. боюнча)	+10
116.	Ок атуучу куралдан алган тешип өткөн жаракаттар	
116.1	Баш (1 жаракат): а) мээ кабыктарынын жабыркашы менен б) баш мээнин жабыркашы менен с) көптөгөн жаракаттарда	40 50 +15
116.2	Көкүрөк тутуму (1 жаракат): а) өпкө жана плевра жабыркабастан б) өпкөнүн жабыркашы менен с) ири кан тамырлардын жана/же жүрөктүн жабыркашы менен d) кызыл өңгөчтүн жабыркашы менен е) омуртканын жабыркашы менен f) жүлүндүн жабыркашы менен g) мээнин толук үзүлүшү h) көптөгөн тешип өткөн жаракаттар i) коштолгон сыныкта 1-2 кабырга 3-5 кабырга	20 30 50 50 60 80 100 +15 +5 +10
116.3	Ич көңдөйү (1 жаракат): а) органдар жабыркабастан б) ашказандын жана ичегинин жабыркашы с) уйку безинин жабыркашы d) көк боордун жабыркашы е) боордун жабыркашы f) ич аортасынын жабыркашы g) башка органдардын жаракаты	30 45 50 40 50 60 +20
116.4	Бир бөйрөктүн жаракаты	50

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
116.5	Заара түтүктөрүнүн, табарсыктын жаракаты: а) табарсыктын жаракаты б) заара түтүктөрүнүн жаракаты	45 15
116.6	Моюн (1 жаракат) а) кан тамырлардын жабыркашы б) кекиртектин жабыркашы с) ар бир кийинки жаракат	60 50 +20
116.7	Жогорку колдордун ачык жабыркоолору: а) акыректин жабыркашы б) ийин курчоосунун сөөктөрүнүн жабыркашы с) каруунун жабыркашы d) каруу деңгээлиндеги кан тамырлардын же нервдердин жабыркашы е) чыканак муунунун сөөктөрүнүн жабыркашы f) чыканак муунунун деңгээлиндеги кан тамырлардын же нервдердин жабыркашы g) кырк муундун 1 сөөгү h) кырк муундун 2 сөөгү i) кырк муундун нервдеринин же кан тамырларынын жабыркашы j) кол чеңгелинин же билектин 1 сөөгү k) кол чеңгелинин 2-4 сөөгү l) кол чеңгелинин 5 жана андан ашык сөөгү m) кол чеңгелинин деңгээлиндеги кан тамырлардын жабыркашы n) 1-2 манжа o) башка манжалар p) ар бир кийинки жаракат	20 30 25 35 30 30 20 30 25 15 25 35 10 10 5 +5
116.8	Төмөнкү буттардын ачык жабыркоолору: а) сан сөөгүнүн башынын же мойнунун жабыркашы б) сандын жабыркашы с) сан деңгээлиндеги кан тамырлардын же нервдердин жабыркашы d) тизе муунунун жабыркашы е) балдак сөөгүнүн жабыркашы	35 30 35 35 10

Берене	Жаракаттын мүнөзү	Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү (камсыздандыруу суммасынан % менен)
	f) жото жилик сөөгүнүн жабыркашы g) шыйрак деңгээлиндеги нервдердин же кан тамырлардын h) кызыл ашык муунунун жабыркашы i) согончок сөөгүнүн жабыркашы j) бут кетменинин жана тамандын 1-2 сөөгү к) бут кетменинин жана тамандын 3-4 сөөгү l) 4төн ашык сөөк m) баш бармактын n) башка манжалардын o) жабыркаган бут тараптан ар бир кийинки жаракат	30 40 30 35 20 25 40 15 5 +5
116.9	Эки буттун окшош жабыркоолорунда камсыздандыруу суммасы эки эселенет.	
116.10	Көрүү жана угуу органдарынын ок атуучу куралдан алган жаракаттарында камсыздандыруу төлөмү көрүү же угууну жоготуу даражасына жараша негизги таблица боюнча 15% кошуу менен төлөнөт.	
117	Жаракаттан кийин өнүккөн бүтпөгөн сынык, жалган муун, остеомиелит.	+30%

Органдын жаракатына байланыштуу төлөнүүчү камсыздандыруу төлөмү ошол органды жоготкондо төлөнүүчү камсыздандыруу камсыздоо төлөмүнүн өлчөмүнөн ашпашы керек, ал эми төлөмдөрдүн жалпы суммасы 100%дан ашпашы керек.

Көрүү курчтугу		Камсыздандыруу суммасы, төлөнүүгө тийиш болгон, %
жаракат алганга чейин	жаракаттан кийин	
1,0	0,9	3
	0,8	5
	0,7	5
	0,6	10
	0,5	10
	0,4	10
	0,3	15
	0,2	20
	0,1	30
	0,1ден төмөн	40
	0,0	50
0,9	0,8	3
	0,7	5
	0,6	5
	0,5	10
	0,4	10
	0,3	15
	0,2	20
	0,1	30
	0,1ден төмөн	40
	0,0	50
0,8	0,7	3
	0,6	5
	0,5	10
	0,4	10
	0,3	15
	0,2	20
	0,1	30
	0,1ден төмөн	40
	0,0	50
	0,6	3
	0,5	5
	0,4	10

«АРСЕНАЛЬ-КЫРГЫЗСТАН» КАМСЫЗДАНДЫРУУ КОМПАНИЯСЫ» ЖАК

Таблица 1

0,7	0,3	10
	0,2	15
	0,1	20
	0,1ден төмөн	30
	0,0	40
Көрүү курчтугу		Камсыздандыруу суммасы,
жаракаттан кийин	төлөнүүгө тийиш болгон, %	
Көрүү курчтугу		Камсыздандыруу суммасы,
жаракат алганга чейин	жаракаттан кийин	

Көрүү курчтугу		Камсыздандыруу суммасы,
жаракат алганга чейин	жаракаттан кийин	подлежащей выплате, %
0,6	0,5	5
	0,4	5
	0,3	10
	0,2	10
	0,1	15
	0,1ден төмөн	20
	0,0	25
0,5	0,4	5
	0,3	5
	0,2	10
	0,1	10
	0,1ден төмөн	15
	0,0	20
0,4	0,3	5
	0,2	5
	0,1	10
	0,1ден төмөн	15
	0,0	20
0,3	0,2	5
	0,1	5
	0,1ден төмөн	10
	0,0	20
0,2	0,1	5
	0,1ден төмөн	10
	0,0	20
0,1	0,1ден төмөн	10
	0,0	20
0,1ден төмөн	0,0	20

Примечания.

1. Көрүү курчтугу 0,01ден төмөн жана жарыкты кабыл алууга чейин (беттин жанында манжаларды эсептөө) жалпы сокурдукка (0,0) барабар.

2. Мертинүү алганга чейин көрүү болгон көз алмасы, ошондой эле анын бырышынын натыйжасында алынган учурда камсыздандыруу суммасынан 10% кошумча төлөнөт.

Таблица 2

2-таблица

Күйүктөрдө камсыздандыруу камсыздоосунун төлөмү (камсыздандырылган сумманын пайызында)

Күйүктүн аянты дене бетинен %)	Күйүк даражасы				
	I	II	IIIА	IIIБ	IV
5ке чейин	1	5	10	13	15
5тен 10го чейин	3	10	15	17	20
11ден 20га чейин	5	15	20	25	35
21ден 30га чейин	7	20	25	45	55
31ден 40ка чейин	10	25	30	70	75
41ден 50гө чейин	20	30	40	85	90
51ден 60ка чейин	25	35	50	95	95
61ден 70ке чейин	30	45	60	100	100
71ден 80ге чейин	40	55	70	100	100
81ден 90го чейин	60	70	80	100	100
90дон ашык	80	90	95	100	100

Дем алуу жолдорунун күйүгүндө - 30%.

Баштын жана (же) моюндун күйүгүндө камсыздандыруу камсыздоо төлөмүнүн өлчөмү көбөйтүлөт:

- күйүктүн аянты дене бетинин 5%ына чейин болсо 5%га;
- күйүктүн аянты дене бетинин 5%ынан 10%ына чейин болсо 10%га.

Аралыктын күйүгүндө камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү 10%га көбөйтүлөт.

1. Күйүк оорусу (күйүк шогу) - +20%.

Жабырлануучунун дене бетинин 1%ы анын алаканынын бетинин аянтына барабар.